

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР  
АКАДЕМИЯСЫНЫН Ч.АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ  
ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ**

**ЖУСУП БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ  
КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ**

**Д.10.16.525 Диссертациялык кеңеш**

*Кол жазма укугунда*  
**УДК: 398.221 (575. 2) (043.3)**

**ЖАМГЫРЧИЕВА ГУЛИНА ТӨЛӨБАЕВНА**

**КЫРГЫЗ ЭПОСТОРУНДАГЫ  
АРХАИКАЛЫК МОТИВДЕР  
("МАНАС", "ЭР ТӨШТҮК",  
"КОЖОЖАШ" эпостору боюнча)**

**10.01.09 – фольклористика**

Филология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын  
изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын

**А В Т О Р Е Ф Е Р А Т Ы**

**Бишкек – 2017**

Диссертациялык иш Ош мамлекеттик университетинин кыргыз адабияты кафедрасында аткарылды.

**Илимий консультант:** филология илимдеринин доктору, профессор  
**Кыдырбаева Раиса Заитовна**

**Расмий оппоненттер:** филология илимдеринин доктору, профессор  
**Байгазиев Советбек Орозканович**

филология илимдеринин доктору, профессор  
**Матыжанов Кенжехан Слямжанович**

филология илимдеринин доктору, профессор  
**Азибаева Бахытжан Уалиевна**

**Жетектоөчү мекеме:** И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин кыргыз адабияты жана аны окутуунун технологиялары кафедрасы, дареги: 720026, Бишкек ш., Т. Саманчин көчөсү, 10а.

Диссертациялык иш 2017-жылдын 31-майында saat 13.00де Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтуна караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын коргоо боюнча түзүлгөн Д.10.16.525 диссертациялык кеңешинин жыйынында корголот. Дареги: 720071, Бишкек ш., Манас проспекти, 101. Ж.Баласагын атындагы КУУнун 5-корпусу, 208-ауд.

Диссертация менен КР Улуттук илимдер академиясынын борборлоштурулган илимий китепканасынан таанышууга болот, дареги: Бишкек ш., Чүй проспекти, 265 а.

Автореферат 2017-жылдын 21-апрелинде таркатылды.

Диссертациялык кеңештин  
окумуштуу катчысы,  
филология илимдеринин кандидаты

**Ыйсаева Н.Т.**

## ИШТИН ЖАЛПЫ МУНОЗДӨМӨСҮ

**Теманын актуалдуулугу.** Кыргыз эпостору – байыркы көчмөн маданияттын түпкүрүнөн жетилген жана көп доорлорду камтыган катмарлануулардан турган табияты татаал фольклордук чыгармалар. Алардын тутумунда мифтерден тартып кийинки доорлордогу тарыхый окуяларга чейин камтылган. Бул түрк-монгол элдериндеги элдик оозеки чыгармачылыктын спецификасы десек болот. Карапын жаткан эмгекте кыргыз фольклористикасында мифологиялык эпостор катары таанылган “Эр Төштүк”, “Кожожаш” жана мифологиялык, тарыхый-баатырдык эпос катары да, турмуштук-социалдык жактары менен да уникалдуу ордун ээлеген “Манас” эпосунун архаикалык мотивдери иликтөөгө алынды. Диссертациядагы эң негизги концепция, башкы идея байыркы кыргыз элинин мифтен башат алган оозеки чыгармачылыгындагы, анын ичинен кыргыз эпосторундагы архаикалык мотивдердин ордун белгилөө, элдин көп доорлорду башынан кечирген тарыхында эпостордун тулкусуна сиңип кеткен көөнө көркөм сөз туундулары болгон мифтердин, кейипкерлердин, көөнө ишенимдердин ордун аныктоо болду. Ошондуктан каралып жаткан маселе аздыр-көптүр системага салынып талданды.

Окумуштуулар В.М.Жирмунский, Э.Абдылдаев, Р.З.Кыдырбаева, И.Б.Молдобаев, М.Борбугулов ж.б. белгилегендей, “Манас” эпосундагы катмарланууларды негизинен үч топко бөлүп кароого болот: байыркы мифологиялык катмар, ортоңку тарыхый катмар жана соңку доорлордо кошулган тарыхый катмар, акыркысына ислам динине тиешелүү мотивдердин кириши мүнөздүү. Кыргыз эпосторунун эң байыркы мифологиялык катмарлары элдин көөнө тарыхын, өтүмүшүн чагылдырып, коомдук аң-сезимдин, дүйнөтаанымдын жарагалуу, калыптануу мезгилдерин көрсөтүп турат.

Мифтерди философиялык жалпылап кабылдоого негиз салган окумуштуу Дж. Вико өзүнүн “Жаңы илимдин пайдубалы” аттуу эмгегинде мифке негизделген поэтикалык доор катары байыркы доорго мүнөздөмө берген жана баёо аң-сезимге таянган ойлоонун синкреттүүлүгүнө, адамга тиешелүү өзгөчөлүктөрдүй айлана-чөйрөдөгү башка нерселерге, жандуу жана жансыз заттарга ыйгаруусуна көнүл бурган [Вико, Джанбатисто. Основание новой науки об общей природе наций. – Л.: Гослитиздат, 1940].

Байыркы грек философи Эвгемер мифтик образдар тарыхый ишмерлердин касиеттүү ыйык прототибин түзөт, алардан кайрадан миф жаратылып, эришаркак өмүр сүрүп келет десе, немец философи И.Г.Гердердин (1744-1803) эмгектеринде мифтик поэтикама, анын улуттук касиеттерине баам салынып, эстетикалык өнүттөн баа берилип, аны элдик даанышмандыктын казынасы катарында кароо менен мифтин романтикалык философиясына басым жасалат [Гердер, И.Г. Идеи к философии истории человечества. – М.: Наука, 1977].

Адабий жомоктордун авторлору катары дүйнөлүк балдар адабиятынын тарыхында калышкан окумуштуулар немең илимпоз филологдору ага-ини Я.Гrimm (1785-1863) жана В.Гrimm (1786-1859) элдик жомоктордогу чыгармачылыктын эң бир көөнө формасы, элдик аң-сезим, акыл-эстин баа жеткис байланышынын башаты мифтерден алынгандыгын тастыкташат [Гrimm, Я., Grimm, В. Немецкая мифология. - 1835].

Салыштырма этнографиянын өкүлү Э.Тайлор (1832-1917) өзүнүн антропологиялык багыттагы изилдөөсүндө мифтерди байыркы жамааттык коомдогу адамдын өзүн курчап турган чөйрөдөгү ага түшүнүксүз болгон көрүнүштөргө карата рационалдуу ой жүгүртүүсүнүн натыйжасы деп белгилейт [Тайлор, Э. Первобытное мышление. – М.: Политиздат, 1989].

Ал эми Дж.Фрэзер (1854-1941) Э.Тайлордун жогорудагы анимисттик теориясына мифтер курчап турган чөйрөнү акыл-эс менен түшүндүрүү эмес, ал жөн гана магиялык ритуалдардын саркындысы деген оюн карши койгон жана магияны дүйнөтаанымдын универсалдуу көөнө формасы деген [Фрэзер, Дж. Золотая ветвь. – М.: Изд-во полит. лит., 1980]. А. Н. Веселовский (1838-1906) болсо ритуалдарга маани берип, аларды көркөм поэзия эле эмес, бүткүл искуствонун келип чыгышына уютку болгон деген пикирин билдириет [Веселовский, А.Н. Историческая поэтика. – Л.: Художественная литература, 1940]. К.Г. Юнг (1875-1961) эмгектеринде мифтердеги символдуулук маселесине токтолсо [Юнг, К.Г. Архетип и символ. – М.:Ренессанс, 1991], К.Леви-Строс (1908-1941) мифтин структурасынын теориясын иштеп чыгып, мифтердеги ойломдо жалпылоолордун, талдоолордун бар экендигин, конкреттүү жана метафоралуу туюнуу сезилип турарын көрсөткөн [Леви-Строс, К. Путь масок. – М.: Республика, 2000; Ранние формы искусства: сб. статей. – М.: Искусство,1972; Структуры мифов // Вопросы философии. – 1970. - № 7. – С.152-164]. Окумуштуунун жыйынтыгы боюнча өткөн турмуш тарыхын баяндоо жагынан миф диахрондуу, ошол эле мифтин мазмуну аркылуу учурдун, ал тургай болочоктун себепнатыйдаларын түшүндүрүүчү каражат катарында синхрондуу абалда турат.

Н.О. Штернберг, В.Г. Богораз, С.А. Токарев, А.М. Золотарев ж.б. илимпоздор мифтерди этнографиялык планда изилдөөгө алышкан. Ал эми антикалык мифологиянын элдик оозеки чыгармачылык менен байланышын И.И. Толстой, И.М.Тронский, поэтикасын О.М. Каменецкий, семиотикалык жагдайда В.Н.Топоров, В.В.Иванов, фольклор менен айкалышта карап Е.М. Мелетинский, В.Я. Пропп ж.б. изилдешкен. Булардын ичинен В.Я. Пропп жөө жомоктордун структуралык морфологиясын иликтеп, жомоктук кейипкерлердин аткарған аракеттеринин магиялык ырааттуулугун көрсөтүү менен анын сюжеттик синтаксисинин моделин аныктаган.

Мифтер – жалпы адамзаттык баалуулуктар, алар адамзаттык руханий маданиятынын бөлүгүн түзүп, биздин күндөргө чейин дүйнөлүк адабияттын көөнө негизи катары жетти. Дүйнө элдеринин байыркыларынын бири

катары кыргыздарда да мифтер жашаган. Бул багытта илимий изилдөөлөр өтө аз экендиги илимий ишибиздин актуалдуулугун аныктап турат. Ал эми биз изилдөө объектиси катары карап жаткан “Эр Төштүк”, “Кожожаш” жана “Манас” эпосторундагы, ошондой эле жалпы кыргыз фольклорундагы мифологиясы бүгүнкү күнгө чейин атайын изилдөөгө алынган эмес. Айрым изилдөөлөрдө, мифологиялық материалдар камтылып, кыскача көлөмдө иликтөөлөр жүргүзүлгөн. Ал эми маселенин жалпы козголушу, айрыкча түрк-монгол элдериндеги материалдардын мисалындағы эпостаанууда мифологиялық, архаикалық мотивдер жагдайы окумуштуу-фольклористтер тарабынан иликтөөгө алынган. Диссертациялық изилдөөнүн **актуалдуулугу** аталган маселенин кыргыз фольклористикасында жетишсиз изилденгендиgi жана кыргыз эпосторундагы архаикалық мотивдерди, анын мифологиялық, диний-конфессионалдык багыттарын жаңыча андап-түшүнүү зарылчылыгы менен аныкталат. Бул темага кайрылуу улуттук маданияттын башаттарына, этникалық салттарга, үрп-адаттарга, байыркы адамзаттык ой жүгүртүүгө, түшүнүктөргө, кызыгуунун жанданышына байланыштуу келип чыгып олтурат.

**Изилдөөнүн жалпы илимий изилдөө иштеринин тематикалық планы менен байланышы.** Диссертациялық иш жекече демилге менен аткарылып, ОшМУнун жалпы илимий изилдөө иштеринин тематикалық планы менен дал келет.

Диссертациялық изилдөөнүн **максаты** фольклордук, мифопоэтикалық контексте архаикалық, мифологиялық, байыркы диний түшүнүктөрдүн кыргыз эпосторунда көркөм чагылуусун ачып көрсөтүү.

Коюлган максат төмөнкү негизги **милдеттерди** аныктайт:

- кыргыз эпосторунун жаралышы жана өнүгүүсүндөгү архаикалық мотивдердин ролун изилдөө;
- эпостордун мифологиялық башатын аныктоо;
- кыргыз эпосторундагы мифопоэтикалық жана конфессионалдык негиздерин айкындоо;
- эпостордогу мифтик образдарды, мотивдерди, сюжеттерди ж.б. формаларды талдоо;
- элдик көркөм сөз искусствосунун поэтикасындағы дүйнө моделдештирүүнүн принциптерин аныктоо жана алардын мифологиялық, диний-конфессионалдык ой жүгүртүү менен айкалышуусун көрсөтүү.

**Изилдөөнүн илимий жаңылыгы** кыргыз эпосторунун байыркы мифологиялық катмарларын изилдөөдө кыргыздардын коомдук аң-сезиминин түптөлүшүндөгү алардын ролу жана ордуна кенири басым жасалгандыгында болуп саналат. Иште кыргыз эпосторундагы архаикалық мотивдер, алардын мифологиялық башаттары, анын коомдун, аң-сезимдин түптөлүшүндөгү орду өзгөчө маселе катары коюлду. Аталган маселе кыргыз элинин руханий турмушунда образдуу чагылышы, улуттук эстетикалык

ойдун, идеянын көркөм сөздө материализацияланып берилиши катары каралат.

Архаикалық, үрп-адаттын, диний-культтук элементтердин жана формалардын, идеялардын жана көз караштардын мифологиялық образдық системанын эпостук тутумуна кириши, алардын улуттук табияты изилдөөдө азыркы философиялық, руханий, адеп-ахлактық көз караштардын жана илимий-теориялық принциптердин негизинде иштелип чыгат, туюндурулат. Изилдөөдө кыргыз фольклорунун мифологиялық, диний, үрп-адаттық башталыштары, эпос айтуучулардын архаикалық, мифологиялық, фольклордук образдарды, мотивдерди, сюжеттерди чыгармачыл өздөштүрүүсүнүн мыйзам ченемдерин илимий-теориялық, философиялық туюнтууга, түшүнүүгө аракет жасалды.

Маселенин изилдениш даражасына токтолсок, кыргыз фольклористикасында жалпы методикалық контексте эпостордогу мифологиялық мотивдер, сюжеттер, язычество жана шамандық салттар Р.З.Кыдырбаевын [Эпос “Манас”: Генезис. Поэтика. Сказительство. – Бишкек: Шам, 1996], Э.Абдылдаевдин [“Манас” эпосунун алтайлыктардын баатырдык поэмалары менен эпикалық байланыштары. Китепте: “Манас” эпосун үйрөнүүнүн кээ бир маселелери. – Фрунзе, 1966], С.Мусаевдин [“Манас” уруу түзүлүшү учурунда. – Бишкек, 1998], З.Мамытбековдун [Отражение жизни и борьбы кыргызов в эпосе “Манас”. – Бишкек, 1993], Р.Сарыпбековдун [“Манас” эпосундагы баатырдык мотивдердин эволюциясы. – Фрунзе: Илим, 1987], А.А.Акматалиевдин [Тандалган чыгармаларынын жыйнагы. – Бишкек: Шам, 1998.], С. Кайыповдун [Проблемы поэтики эпоса “Эр Тёштюк.” - Фрунзе, 1989], К.Ж. Садыковдун [Кыргызский героический эпос и русский былинный эпос в свете типологической общности. – Фрунзе, 1990], Ж.К. Орозбекованын [“Манас” эпосундагы тулпардын көркөм образы. – Бишкек, 1997], Н.Х. Бекмухamedованын [Эволюция женских образов эпоса “Манас”. – Бишкек, 1997], кийинки учурларда жаш окумуштуулар Н.О.Нарынбаевын [Миф. Оозеки кара сөздүн көөнө уңгулары. – Бишкек, 2011], А.Ж. Жоокаевын [Мифические пласти эпоса “Манас” в свете компаративизма: автореф. дисс. ... к.филол.н. – Бишкек, 2005], А.К. Исаевын [Русские трансляции кыргызской устной эпической поэзии (на материале эпосов “Кожожаш”, “Эр Тёштюк”, “Жаныл мырза”): автореф. дисс. ... к.филол.н. – Бишкек, 2010], Г.Б. Мырзажанованын [“Көкүл” баатырдык жомогундагы архаика-мифологиялық салттуулуктун сакталышы: филол. ил. канд. ... дисс. автореф. – Бишкек, 2011], К.А. Бектуровын [Принципы изображения человека и природы в эпосе “Кожожаш”: автореф. дисс. ... к.филол.н. – Бишкек, 2011] ж.б. эмгектеринде айрым каралган. Фольклорист Р.З. Кыдырбаевын илимий эмгектеринде аталган проблема “Манас” эпосунун мисалында бурят, монгол фольклордук салттарына салыштырмалуу талданып изилденген. Ал эми советтик доордогу динге каршы саясатка байланыштуу конфессионалдык факторлордун фольклордогу орду тууралуу маселени иликтөө, анын бытие (жашоо) концепциясынын, эпостун жана анын каармандарынын менталдуулугун иштеп чыгуу багыттары

солгундап кеткен. Жакынкы жылдардын ичинде азыркы геосаясий жана жалпы маданий кырдаал элдин поэзиядагы конфессионалдык көз караштарды жана салттарды эркин жана объективдүү изилдөөгө жол ачты. Өткөн кылымдын аягында дүйнөлүк коомчулуктун коомдук турмушунда жана илимий чөйрөлөрдүн ишмердүүлүгүндө интеграциялануу, ааламдашуу жарайандары байкалып, алар адамзаттык билимдердин түрдүү тармактарын байланыштырууга, илимий мектептерди, изилдөө методдорду жана методологияларды бириктүрүүгө аракеттенүүлөрдөн көрүндү.

**Иштин теориялык мааниси** изилдөөнүн натыйжасында келип чыккан жыйынтыктар улуттук фольклордун теориясына белгилүү салым кошот жана кыргыз көркөм сөз өнөрүн, ошондой эле текстеш элдердин көркөм сөз чыгармачылыгынын маселелерин үйрөнүүдө пайдаланууга мүмкүн деген ойдобуз.

**Изилдөөнүн практикалык мааниси** иштин материалдарын жогорку жана атайын орто окуу жайларында фольклорду окутууда, факультативдерди, атайын курстарды, атайын семинарларды, элективдик курстарды өтүүдө, ошондой эле элдик оозеки чыгармачылыктын поэтикасы маселесине байланыштуу изилдөөлөрдө пайдалануу мүмкүнчүлүгү менен аныкталат.

### **Коргоого коюлуучу жоболор:**

- кыргыз элинин оозеки сөз өнөрү - ал пайда болгондон тартып архаикалык, мифологиялык белгилерди алып жүрүүчү улуттук көркөм система экендиги;
- мифологиялык эпостордун элдин акыл-эсинин эволюциялык өнүгүү жолундагы абстракттуу ой-жүгүртүүнүн туундусу, байыркы дүйнөтаанымдын көп кырдуу моделин камтыган аң-сезимдин бөтөнчө бир көрүнүшүнүн көркөм чагылышы жана кыргыздын улуттук аң-сезиминдеги көөнө философиялык ой-толгоолордун маңызы катары кездешүүсү;
- архаикалык мифологиялык образдар жана мотивдердин, байыркы диндик, конфессионалдык идеялар жана концепциялардын кыргыз эпосторунун пайда болуусунда анын поэтикасына жана улуттук аң-сезимге, алардын калыптанышында жана өнүгүүсүндө маанилүү таасирин тийгизгендиги, салттуу сакталышы;
- мифологиялык, байыркы диндик мотивдерди, сюжеттерди, образдарды кароо оозеки көркөм сөз өнөрүндө ата-бабанын дүйнө моделин түзүүгө, байыркы кыргыздардын адам баласынын жогорку руханий маңызы тууралуу түшүнүгүн чагылдырууга жардам берери;
- кыргыз фольклорунун, анын ичинде кыргыз эпосторунун жогорку деңгээлдеги жетишкендиги жана көркөмдүүлүгү - анын архаикалык мифологиялык жана диний-үрп-адаттык дүйнөсүнүн байлыгы жана ар түрдүүлүгү, конфессионалдык идеяларынын көз караштарынын жандуулугу менен шартталары;

- элдик оозеки чыгармачылыктагы эпостордун архаикалык мотивдері түрдүүчө берилери, кыргыз фольклорунда аталган мотивдердин көркөм чагылышы фантастикалық, сыйкырдуу жана башка табияттын реалдуу эмес кубулуштары, түрдүү сырдуулуктар менен байланыштуулугу;

- табиятты сактоонун табу, үрп-адат катары мааниси, андагы тотемисттик көз караштардын көркөм чагылышы.

### **Изилдөөчүнүн жеке салымы:**

- кыргыз фольклористикасында эпос жанрынын келип чыгуусуна байланыштуу изилдөөлөрдө көөнө эпостор өзөктөнгөн архаикалык башталмаларга көңүл бурууга багытталуу белгиленди;

- архаикалык мотивдердин аң-сезимдик, дүйнөкараштык тааным катары келгендиги дүйнөлүк фольклордун, ошондой эле текстеш түрк-монгол, анын ичинде кыргыз эпосторунун алкагында каралды;

- изилдөөдө каралган талдоо методу жалпы адамзаттык маданияттын башатында мифтер тургандыгын жана бул жагдай кыргыз фольклору, андагы эпос жанрына да тиешелүү экендигин аныкталды;

- диссертациялык иш мифтен башат алган көөнө кыргыз эпосторун жанрдык өзгөчөлүгүнө карай талдап, андагы архаикалык мотивдердин сюжеттик, образдык, байыркы диний ишенимдик өзгөчөлүктөрү бөлүп көрсөтүлдү;

- аталган мотивдердин эпос жанрында иликтөөгө алынышы аркылуу кыргыз фольклорундагы башка жанрларда сакталып калган архаикалуу белгилерди изилдеп алып чыгууга жол ачылды.

**Изилдөөнүн натыйжаларынын апробацияланышы.** Изилдөөнүн негизги жоболору изденүүчү тарабынан эл аралык, республикалык жана ЖОЖ ичиндеги илимий конференцияларда, симпозиумда баяндамалар жасоодо, филиология факультеттеринде программалык фольклордук – адабий дисциплиналарды окутууда, атайын курстарды жана семинарларды етүүдө ар тарааптуу апробацияланды.

**Диссертациянын жыйынтыктарынын жарыяланышы.** Изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча 2 монография: «Кыргыз эпосторундагы архаикалык мотивдер («Манас», «Эр Төштүк», «Кожожаш» эпостору боюнча)» (тиражы 500 экз., көлөмү 19 б. т.), «Кыргыз эпосторундагы архаикалык катмарлар» (тиражы 300 экз., көлөмү 10 б. т.) жана 32 илимий макала КР ЖАКтын тизмесине кирген басылмаларда жарыяланган. Алардын ичинен РИНЦтен 8 макала жарык көргөн.

**Диссертациялык иштин түзүлүшү.** Диссертация киришүүдөн, төрт бөлүмдөн, корутундудан, библиографиядан, айрым сөздөрдүн түшүндүрмөсүнөн жана тиркемелерден турат. Иштин көлөмү 301 бет, колдонулган адабияттардын тизмеси 245 ата мекендик жана чет элдик окумуштуулардын эмгектерин камтыйт.

## ИЗИЛДӨӨНҮН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ

Диссертациянын киришүүсүндө теманын негизделиши, актуалдуулугу, изилдениш деңгээли, изилдөөнүн методологиялык негиздери, объектиси менен предмети, башкы максаты менен негизги милдеттери, илимий жаңылыгы, илимий-практикалык баалуулугу, коргоого сунуш кылынган жоболор, изденүүчүнүн илимге кошкон салымы, алынган жыйынтыктардын тастыкталышы, изилдөөнүн материалдарынын апробацияланышы чагылдырылды.

Илимий иштин “**Кыргыз эпосторундагы мифтик, жомоктук сюжеттер, кейипкерлер, алардын түрк-монгол эпостору менен катышы** (“Манас”, “Эр Төштүк”, “Кожожаш” эпостору боюнча)” аттуу биринчи главасы төрт бөлүккө ажыратылып, аларда кыргыз эпосторундагы мифологиялык кейипкерлер, антропоморфтук жандыктар, мифтик жана жомоктук сюжеттеги каармандардын сыпатталышы, алардагы жалпылык мотивдер түрк-монгол элдеринин эпостору менен салыштырма аспектиде каралды.

**“Мифологиялык каарман-кейипкерлер, антропоморфтук жандыктар”** деген аталыштагы биринчи параграфта кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгында мифтер адамзаттын байыркы аң-сезиминин көркөм өнүмү катары өзгөчө мааниге ээ. Фольклордук чыгармачылыктын көлөмдүү туундусу болгон эпостор, анын ичинде улуу “Манас” эпосунда мифологиялык түшүнүктөр чыгарма жараган күндөн тартып өз ордун тапкан десек десек жаңылышпайбыз. Мындай байыркы түшүнүктөр менен рухий дөөлөттөрдүн учурдагы адабий-маданий өнүгүштөгү ролу жөнүндө академик Ч.Т. Айтматов даана белгилеген: «Ажайып искусство образдарында, башкача айтканда байыркы мифтерде, аңыз аңгемелерде (легендаларда), классикада сакталып калган рухий таржымалы менен тарыхын унутуп калган адам ақыл-эс жагынан эч качан жарыбайт, андай адам азыркы ашкан татаал турмушту андаганга алсыздык кылат» [В соавторстве с землёю и водою. Очерки, статьи, беседы, интервью. – Фрунзе: Кыргызстан, 1978. 381 с.]. Буга далил катары “Манас”, “Эр Төштүк”, “Кожожаш” эпосторунда кездешкен көптөгөн сюжеттерди, каармандарды келтирүүгө болот. Аларды илимий андап үйрөнүү ата-бабалардын дүйнө түшүнүмүн дагы конкреттеширип билүүгө шарт түзөт. Фольклордук адабиятыбызды өздөштүрүү аркылуу руханий маданиятыбыздын өзгөчөлүгүн терендеп түшүнүүгө мүмкүнчүлүк ачылары белгилүү.

Фольклордун табиятындагы мифологиянын түбөлүккө орун алыши фольклор таануу илиминин тарыхында окумуштуулар арасында көптөгөн талаш-тарыштарды туудуруп, өзүнчө “мифологиялык мектеп” багытын жаратып, акыры фольклористикада толук аныкталып, фольклордун жашашын шарттаган негизги компоненттерден деп эсептелет. XIX кылымда Англияда пайда болуп, XX кылымда өнүккөн мифологиялык жана

ритуалдық-мифологиялык мектептердин башатында окумуштуулар Дж. Фрэзер, Дж. Уэстон, Дж. Харрисон, Г. Мэррей ж.б. турган. Алардын жардамы менен илимге мифология, архетип терминдері кирген. XX кылымдын илимпоздору австриялык Зигмунд Фрейд (1856-1939), француз Мишель Фуко (1926-1984), италиялык Умберто Эко (1932-2008) жана алардын шакирттеринин көз карашы боюнча бейаң теориясы (теория бессознательного) күчтүү психологиялык импульстардын генератору катары эсептелип, байыркы доорлордон эле адам баласынын ойлоо жөндөмдүүлүгүн, иш-аракетин шарттап келет. Бул кылымдагы эң белгилүү бағыттар болуп структурализм, семиотика эсептелет. Европалык структурализмге Фердинанд де Соссюрдун идеялары жана француз этнологу, филолог К.Леви-Стростун эмгектери таасир эткен. Маселен окумуштуу Леви-Строс “Тема жана вариацияар” деген эмгегинде Түштүк жана Борбордук Американын урууларынын мифологиясын изилдеп, мифтин инвариантты бейаң алгачкы аң-сезим деген оюн айткан. Ал эми антикалык символизм, ритуал, эстетика бағыттарын орус окумуштуулары А..Ф.Лосев, Л.Н. Гуревич, В.Е.Гусев, В.И.Еремина ж.б. өнүктүргөн.

Изилдөөдө архетиптик булактар катары мифтер, алардын космогониялык, теогониялык, антропологиялык, календарлык, эсхатологиялык ж.б. түрлөрүн карапат. Иликтөөгө алынган кыргыз эпосторунда, жалпы эле текстеш түрк-монгол элдеринин эпосторунда баатырдын, анын тулпарынын укмуштуу төрөлүшү, курал-жарактарынын белгисиз жактан келиши (маселен “Манастагы” асмандан түшкөн алты курч) сыйктуу мифтик, архетиптик мотивдер, белгилер учурайт. Кыргыз фольклору, анын ичинен эпостору баатырдык мифтерге өтө бай келип, Эр Төштүк, Кожожаш, Манас, Семетей, Сейтек, Жоодарбешим, Көкүл, Жаныш, Байыш сыйкуу баатырлардын жеке турпатына байланышкан мифтик башаттары, касиеттери сакталып калган, укмуштуу-кереметтүү жөө жомоктордогу айрым персонаждар да ушундай башталмаларга, мүнөзгө ээ. Манас баатырдын архетиптик образы мифтен башат алышп, хаосту, башаламандыкты жеңип, дүйнөнү иреттөөчү каарман катары келет. Эпостун көптөгөн доорлор оозеки айтылып келген узак жолунда баатырдын образы улам кийинки доорлордун талабына ылайыкташып, жердик адамга айланганын баамдоого болот.

Мифологиялык образдар жана кейипкерлер – фольклордук эстетиканын өнүгүү жолунда көптөгөн көркөм образдарды өз принцибинде, түпкү табиятына ылайык иштеп чыгат. Байыркы адамдар табият көрүнүштөрүн, турмуш чындыгын, биологиялык өсүп-өнүгүүнү, физикалык мыизам ченемдүүлүктү өздүк таанып-билүүнүн шартында салыштырып, обшиналык-уруучулук мамилелерге тутумдаштырышкан, өздөштүрүүнүн айла-амалын табышкан. Ошентип, айбанаттар дүйнөсүнөн ажыраган алгачкы адамдардын акыл-эсинде, таанып-билүүсүндө реалдуулукка караганда кыялый ой

жүгүртүү, фантастикалык акыл-чабыттоо, өзгөчө элестөө, кереметтүү санаркоо, жандуу-жаныбарларга табынуу, кубулуштарга ишенүү менен аларда диний-мифологиялык система үстөмдүк кылган. Натыйжада, логикалуу чындыкка караганда диний-мифологиялык образдар аркылуу ой жүгүртүү талабы үстөмдүк кылып, фантастикалык сюжеттер айласыздан адам түшүнүгүндө жаралган. Кыргыз эпостору “Манас”, “Эр Төштүк” ж.б. текстеш монгол, бурят, тибеттиkerde ортос кездешкен “Гэсэр” эпосу жана монгол, калмак элдеринде бирдей учуралган “Жангар” эпостору ж.б. менен типологиялык окшоштукта болуп, мазмундук, идеялык-көркөмдүк жагынын үндөшүп турат. Мындан кыргыз эли өткөн доорлордо Сибирь элдери менен бир аймакта жашап, бирдей мифологиялык ойломго, бирдей маданиятка, фольклордук салтка ээ болгондугу көрүнөт. Мындаай окшош типтеги чыгармаларды В.Я. Пропп мамлекетке чейинки эпос деп атаса, В.М. Жирмунский баатырдык жомок дейт.

Архаикалуу эпостордогу үч кабат дүйнө түзүлүшүнүн берилиши космогониялык мифтик таанымга негизделген. Тектеш элдердин эпосторундагындай эле үч кабат дүйнөнүн, башкача айтканда, жер асты, жер үстү, Көк теңир дүйнөлөрүн бириктирип турган тирөөчү катары «Манаста» – Байтерек, «Эр Төштүктө» - Чуктерек, В.В. Радлов жазып алган «Төштүктүн» вариантында - Чынар терек, «Көкүлдө» - Чынар терек берилет. Бул дүйнөлүк мифологияда бирдей кездешкен Ыйык дарак тууралуу мифтин аталган эпосто учурашы бардык элдерде ортос кездешкен, жогоруда аталган үч дүйнөнү бириктируүчү мифологиялык модель болуп саналат.

Кыргыз фольклорундагы мифологиялык образдар зооморфтук жана антропоморфтук түспөлдө болуп – дүйнө көрүнүшүн, турмуштук касиетин, өздүк сапаттарын сыйкырлап, кереметтеп, таандыктап, айбанаттарга, канаттуу-перенделерге, ал гана эмес адам түспөлүндөгү жандыктарга табынууларды пайда кылган. Кыргыз мифологиясында анимисттик аң-сезимдин орун алган тажрыйбасында демонологиялык системага кирген образдар өзгөчө орунду ээлейт. Алар кыргыз эпосторунда – желмогуз, алп дөө, алп кара күш, ажыдаар, пери, жез тырмак, кайып, арбак, кайберен, өндүү персонаждарда учурайт.

Дүйнө элдеринин оозеки чыгармачылыгындаидай эле кыргыз фольклорунда, анын ичинде кыргыз эпосторунда да мифтик, легендалык сюжеттер орун алган, алар ар түрдүү жана көп кырдуу. Биз карап жаткан эпостордо аалам, анын түзүлүшү, жаныбарлар дүйнөсү, жер-суу, жан-жаныбарлардын ээси (духтары) тууралуу мифтер арбын кездешет. Буга “Эр Төштүк” жана “Манас” эпосторунун мисалында айрым алсак изилдөөчү С. Кайыпов “Эр Төштүк” эпосунун архаикалуулук жана баатырдыктын ширелишүүсүнөн келип чыккандыгын, өзүнүн поэтикалык структурасында мифтин элементтерин ачык сактагандыгын, жөө жомоктон сакталып калган сыйкырдуурук белгилерин алып жүргөндүгүн белгилейт [Кайыпов, С.Т.

Проблемы поэтики эпоса “Эр Тёштюк”. Поэтика. Гипербола. Сравнение. - Фрунзе: Илим, 1990. - Ч. 1. - С. 21]. Деги эле мифтен соң жөө жомок пайла болгонбу же эпос жаралганбы деген суроону окумуштуулар түрдүүчө чечмелешет, алсак, индиялыктардын эпосун изилдөөчү П.А.Гринцер өз тутумунда мифтерди алыш жүрүшү боюнча эпоско артыкчылык ыйгарат [Гринцер П.А., 1974]. Биздин оюбузча, бул эки жанр тең эле параллель жаралып, жашап, көөнө аң-сезимдин уңгулары болгон мифтерди өз тулкусуна сицирип алыш жүрүшү жана биздин күндөргө жеткириши менен баалуу.

Адамзат коомунун көп жактарына табу катары тыюу салынган мифологиялык түшүнүктөр адамдын терс таасир этүүчү күчтөр менен күрөшүүсүндө жардам берип, анын жаратылыш카 карата мамилесин жөнгө салып турган. Буга мисал катары “Манас” эпосундагы мифтик персонаждардын бири катарында эпостогу коркунучтуу кейипкер Макел дөөнүн образы алсак, алгач коркунучтуу дөө Макел эпостун эволюциялык өнүгүүсүндө ақырындык менен мифтик желмогуздун баштапкы касиеттерин жогото баштайт. Мында мифологиялык образдын тарыхый трансформациясы болгондугу байкалат.

Эпостогу архаикалык портреттик мұнәздөмөлөргө Манас баштаган баатырлардын, айымдардын, мифтик персонаждардын портреттик көрүнүшүн, ар түрдүү сапаттарын сыпаттаган көбүнчө эпитеттер менен айкаша келген туруктуу айтымдар кирет, манасчылар аны баатырдыктын кыргыз элинде эң идеалдуу деп эсептелген сапаттары менен толуктагандыгын байкайбыз.

Алмамбет баатырга эл тарабынан: “Адам өлчөөр неме эмес”, деп баа берилет. Бул анын биринчи кезекте ченемсиз эрдиги жана бийик адамдык сапаттарына байланыштуу, ошол эле мезгилде баатырдын образы өзүнчө бир купуя, сырдуу дүйнө менен курчалып турганы сезилет. Алмамбеттин укмуштуу төрөлүшү, нурдан бүтүшү, башкача айтканда партеногенездик бойго бүтүү анын жаралышынын жарым кудайлык байыркы тамырын аныктап турат. Индиялыктардын эпосу “Махабхаратада” Кришна да кудайлардын эрки менен нурдан бүткөн каарман. Нур, күндүн, айдын нуру адамзатка жашоо, өмүр, тазалык алыш келүүчү энергиянын, күч-кубаттын булагы болсо, андан жаралган же ал аркылуу жогорку күчтөн келген жан, адамзатты тазартуучу касиетке ээ.

«Эр Төштүк» эпосунун В.В. Радлов жазып алган вариантында мифологиялык кейипкерлер, алптар, ажыдаар, сүйлөөчү ат жана кырк кулактуу казан сыпатталат. Төштүк жер түбүнө түшкөндө: Бир кулагын төшөнгөн, / Бир кулагын жамынган. / Астынкы эрди сасыган, / Устүнкү эрди муздаган. / Колу Кокон кеткен дейт, / Буту Букар кеткен дейт / Бир алп жаткан экен [Радлов, В.В. Образцы народной литературы северных тюркских племен.- С.-Пб. - Ч. 5. - С.559]. Көрсө ал Төштүктүн жер түбүнө түшкөнүн

угуп күч сынашып эрмектешмекчи болуп жолун тосуп жаткан Ай-Кулак аллэкен. Төштүк аны, Күн-Кулак, Чоюн-Кулак алптарды жеңет. Мындан көрүнүп тургандай XIX кылымда жазылып алынган сюжетте архаикалык мотив дагы көөнө формада сакталып, “бир кулагын төшөнгөн, бир кулагын жамынганд” алпты, мифтик кейипкерди тутумунда алып жүрөт.

Мифологияда метаморфозалар эң архаикалык формаларында алкачы мифоэпикалык ойдун өтө мүнөздүү белгилерин чагылдырат. Жарым адам, жарымы башка жаныбар бейнедеги образдарга “Манас” эпосунан ачык мисал катары итаалы элин алууга мүмкүн.

Эпосто Кыз Сайкал, Куюлы, Оронгу сыйктуу баатыр, алл кыздардын, касиеттүү өнөргө ээ болгон Айчүрөк, Көкмөнчок сыйктуу аялдардын образдары бар. Баатыр кыз тууралуу көөнө мотив алтай, шор, хакас эпосторунда, маселен “Алып - Манаш”, “Алтын-Тана”, “Алтын-Арыг” ж.б. тыгыз кездешет.

**“Мифтик жана жомоктук сюжеттеги каармандардын эпостордо сыппатталышы”** деген атальштагы экинчи параграфта миф, эпос жана жөө жомоктун жанрдык өз ара катышы тууралуу сөз болот. Архаикалык фольклордо миф менен жөө жомоктун чегин ажыратуу демейде кыйын. Жомоктун жаралуу башатында миф жаткандыгын көпчүлүк илимпоздор танышпайт. Архаикалуу жомоктук сюжеттерде мифтердин, ритуалдардын, уруулук үрп-адаттардын, жөрөлгөлөрдүн мотивдерине байланыштуу окшоштуктар арбын болуп, мифтен жомокко өтүүдө мифтин ыйык, жашырын сакралдуу тарабы бөлүнүп калып, жомоктук кейипкерлердин коомдук-социалдык абалына байланыштуу жөнөкөй пенделик сапаттары тууралуу кенейтилип баяндалат. Белгилей кетчү нерсе, жөө жомоктун генезисинде окуянын мезгил жана мейкиндиктен чыгуусунун негизинде мифке мүнөздүү болгон этиологизмдин жоюлушу дагы жатат. Мифтеги кейипкерлер маданий каармандар, демиургдар болуп алардын “ааламдык” масштабдагы аракеттери, жасаган иштери, маселен, жылдыздардын, оттун, жер кургактыгынын пайда болушу баяндалса, жөө жомокто каармандын жеке жөндөмүнө ылайык уруулук, үй-булөлүк денгээлдеги аракеттери баяндалат. Ал эми архаикалык жомоктордогу каармандар өз максаттарына шамандык өнөрдүн, рухтардын колдоосу мтнен жетишкендиги айтылат. Элдик эпосто мифтик башаттарды сактаган байыркы жомоктук сюжеттер анын көп катмарлуу тулкусунда айкалышта кездешкен учурлары бар. Белгилей кетчү нерсе, жөө жомоктун генезисинде окуянын мезгил жана мейкиндиктен чыгуусунун негизинде мифке мүнөздүү болгон этиологизмдин жоюлушу дагы жатат. Эпостун жаралып, өнүгүү жана калыптануусунун башкы булагы болгон миф архаикалык кыргыз эпостору “Манас”, “Эр Төштүк”, “Кожожашта” архаикалык формасында, баштапкы калыбында сакталып калғандыгы алардын сюжеттик негизинде архетип, баштапкы образ катары эсептелген каармандардын эрдиктери

жаткандығынан көрүнөт. Мындағы негизги окуяда адамзаттын түпкү теги делген, күлттүк каармандардың, баатырлардың эрдиктери жатат. Буга ылайык архаикалық эпосто эпикалық доор ааламдын алгачкы жаралышын баяндаган мифтик доор чагылдырылат. «Манас» эпосундагы Кошойдун окуялары, андагы мифологиялық сюжет жана мифтик персонаждар эпостун жаралыш, түптөлүш тарыхынын байыркылығын, архаикалуулугун далилдеп, анын пайда болушундагы мифологиялық башаттарды көрсөтүп турат. Кошой катышкан жомоктук-фантастикалық сюжет эпостун калыптанышынын алгачкы этаптарына дал келүү менен анда мифологиялық жана жомоктук элементтер айкалышта кездешет. Кошойдун окуялары көрүнүктүү архаикалық мотивдерди камтыган сюжети менен өзгөчөлөнөт. Бул окуя айрыкча С.Орозбаковдун вариантында кеңири берилген. Кошойдун эрдиктери баяндалған эпизоддордо жомоктук, мифологиялық маалыматтар арбын. Алар Манас баатырдың он бир дуу-дууга каршы күрөшү жана Кошой баатырдың Жаангер кожонун уулу Билерикти туткундан бошотуусу тууралуу окуялардың ичинде келет, окуяда аярлар, дөөлөр ж.б. мифтик кейипкер, сыйкырчылар катышат. Кошойдун окуялары, андагы мифологиялық сюжет жана мифтик персонаждар эпостун жаралыш, түптөлүш тарыхынын байыркылығын, архаикалуулугун далилдеп, анын пайда болушундагы мифологиялық башаттарды көрсөтүп турат.

Желмогуз кемпир “Эр Төштүк” эпосундагы жети баштуу кемпир болуп демондук образ, кара ниет башталмаларга ээ. Аны эпостогу, жомоктогу каармандар өз максаттарын ишке ашыруу үчүн пайдаланышат. Перилерге кызмат кылуусуна караганда анын баштапкы образы колдоочу эне түрүндө болуусу мүмкүн, анткени ар кыл буйтоолордон соң ал каарманга жардам берип, жол көрсөткөн учурлары кездешет, сыйкырчылық, зерчилик сапаттарга ээ болуп укмуштуу кереметтүү жөө жомоктордо туруктуу катышат. Ал эми “Эр Төштүктөгү” аталған сюжетте мифологиялық кейипкер желмогуз кемпир адам баласын бир дүйнөдөн экинчи дүйнөгө өткөрүүчү катары кызмат аткарған. Эпостун “Сейтек” бөлүмүндө “Сейтектин Желмогуз уулу Сарыбай менен согушу” окуясы мифтик кейипкердин катышуусу менен өтөт. Сарыбай элге көп кордук көрсөткөн терс каарман болуп, андан кутулуу бир топ кыйынчылыктарды туудурат. Сарыбайдын денесине найза өтпөгөн укмуштуулугу анын мифтик-жомоктук каарман экендингин айгинелейт, бирок анын образынын кара күчүнө гана таянган мифтик кейипкер түрүнөн эпостун кийинки эволюциясында айлакер, акыл-эстүү адам түрүнө өткөндүгү байкалат. Аны жеңүү Айчүрөктүн кайрадан ак куу кебин кийип учуп барып чакыруусу менен келген баатыр кыз Куюлышын жардамы менен ишке ашат.

Архаикалық-баатырдық эпостордо баатырдың же башка каармандардың өлүп кайра тирилиши – кадимки көрүнүш. Б.Султановдун вариантында Манас “көзүндө көөрү, тилинде мөөрү бар” аял Накылайдын тилин албай,

натыйжада анын каргышы боюнча Дөштүктүн (Төштүк – Ж.Г.) огунаң өлөт, Манасты энеси Куурсун (Чыйырды ушундайча берилет) Талаастагы Ак-Мазарга алыш барып тирилтет. Бул якут олонхолорундагы баатыр душмандан мерт тапканда анын сөөгүн энеси жыйнап, темир бешикке салып терметип жатып кайра тирилтип алган мотивге өтө үндөшөт. Баатырдын өлүп кайра тирилүү мотиви мифологиялык эпос “Эр Төштүктө” да учурайт. Окумуштуу В.В. Радлов жазып алган варианта Төштүк Чоюн кулак алптан өлөт. Аны тулпары сегиз жандуу Чалкуйрук өзүнүн бир жанын берип тирилтип алат [Радлов, В.В. Образцы народной литературы северных тюркских племен. – С.-Пб. - Ч. 5. - С. 569]. Бул аталган мотивдин өтө көөнөлүгүнүн далили. Мифтик таанып-билүү же аң-сезимдин мифтик түшүнүктөрдү адамзат учун дайыма аралаш жашай турган психологиялык процесс болгондуктан, көркөм ой жүгүртүүнүн негизги таяна турган рычагына айланып, байыркы архаикалык катмардан тартып, адам акылынын өнүккөн азыркы илим менен техника жаралган доорго чейин эффективдүү ыңгай таап, дайыма адам акылында жашап келет. Мифтик көз караштар образдык, кошумча персонаждык формаларда өнүгүп, фольклордук чыгармалардагы реалисттик турмушка аралашып, көптөгөн жанрлардын көркөм байышына, композициялык курулушуна, сюжеттик турпатына, окуядагы эпизоддордо көмөк көрсөтөт, ал гана эмес айрым жанрларда башкы-жетектөөчү образдык ролун аткаралат, алар жазма адабиятка да өз таасирин тийгизген.

**“Кыргыз эпосторундагы мифтик жаныбарлардын мүнөздөлүшүндөгү жалпылык мотивдер”** деп аталган үчүнчү параграфта мифтик сюжеттердин тематикасы ар кыл, алар жаратылыш кубулуштары, жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсү, адамдар жана алардын түрдүү аракеттери туурасындагы окуялар менен баяндалары эскертилед. Эпостордогу мифологиялык жандыктарга, маселен “Манаста” жабыр баян, кылыш куйрук баяс, ажыдаар, асанаш, алп кара күш (зымырык күш) ж.б. кирсе, “Эр Төштүктө” алп кара күш, ажыдаар, “Кожожашта” кайберендөр Суречки, Алабаш кирет. Мындан сырткары “Манас” жана “Эр Төштүк” эпосторунда учуучу, сүйлөөчү аттар бирдей кездешет, бул эки эпосто тен бирдей учуралган жаныбарлардан алп кара күшту алсак, “Манаста” баатыр туулганга чейин эле атасы Жакыптын түшүнө ошол күш түрүндө кирип аян берилет, кийинки сюжette алп кара күш баатырдын мифтик колдоочусу катары согуштук эпизоддордо башында айланып учуп колдосо, “Эр Төштүктө” ал башкы каарман менен сүйлөшүп, аны жутуп кайра кусуп, баштагыдан бир нече эсе күчтөндүрүп, жер үстүнө алыш чыгат.

Ал эми ажыдаар “Манаста” оң кейипкер катары келип, баатырдын мифтик колдоочуларынын бири болуп саналат. Чыйырды, Жакыптын түшүнө кирген жаныбарлар Манастын колдоочуларына айланып, классикалык тотемдердин бардык белгилерин алат: Ошол эле мезгилде эпостогу Алооке кандын укмуштуу багынын сүрөттөлүшүндө узундугу төрт

жұз кулач делип, адам, жаныбарларды оп тартып жечү жандық катары сыпатталат. Алмамбеттин окуясына байланыштуу эпизоддо да ажыдаар тууралуу эскертилип, Алмамбет бала чагында атасы Азизкан аны Тұп Бәэжинге ажыдаардан окууга жөнөткөнү айтылат. Анда ажыдаар бирде адам, бирде ажыдаар түрүндө элестетилип, акылман, бирок уусуна анча-мынча жан чыдагыс укмуштуу окутуучу катары сыпатталат.

Кыргыз эпосторунда, атап айтканда, “Манас”, “Эр Төштүк” эпосторунда жолборс — тотем жаныбар. Орхон-Эне-Сай жазмаларында көк түрктөрдүн уруу башчы, кандары, баатырлары жолборсту ыйык (тотем) тутуп өлтүрбөгөндүгү катталган. «Манас» эпосунда мифтик апартма түшүнүктө сүрөттөлгөн. Жолборстун эпикалык образы башкы каармандын тотеми катары милдет аткарат. Кыргыз элинде тотем жаныбардын этин жесе күч-қубат берет деген ишенимдин жашаары баатырдын энеси Чыйырдынын жолборстун жүрөгүнө талгак болушунан байкалат. Эр жеткен Манас жоого киргенде жолборс да мифтик башка жандыктар менен кошо баатырды коштоп жүрөт. Миғология менен диндин айырмасына токтолсок, миғологиялық элестөөлөр жалпы уруулук, жамааттық мүнөздө болуп, ар бир жамаат мүчөсүнүн аң-сезимине жалпы, бирдей кирген, ал эми диний аң-сезим байыркы миғологиялық андоого караганда татаал болуп, езүндө теологиялық жана догматикалық компоненттерди алып жүргөн жана индивидуалдаштырылып, коомдун ар бир мүчөсүнүн аң-сезиминде ар түрдүү көлөмдө жашаган. Ошентсе да, алгачкы жамааттық коомдун кийинки этаптарында коомдун жалпы социалдық жиктелиш нугунда күльттүк чөйрөдө адамдардын айырмачылыктары күчөйт, алсак, биз карап жаткан маселеде шамандар өзгөчө ритуалдарды, жөрөлгөлөрдү аткарып, дин өкүлдөрү башкаларга салыштырмалуу чоң көлөмдөгү миғологиялық маалыматтарды билишкен. Мындан миғологиянын көөнө дүйнөдөгү динден мурдагы алгачкы аң-сезим катары келерин, миғологиядан диний аң-сезимдин бөлүнүп чыгышы көптөгөн мин жылдыктарга созулганын баамдоого мүмкүн.

Тотемдик ишенимдер «Манастын» бардык бөлүмдерүндө сюжеттин жалпы өнүгүү ыргагын бузбастан, кайра эпикалык башкы баатырдын образынын өзгөчөлөнтүп символдоштуруп турат. Архаикалык ой жүгүртүүнүн тотемдик түрүнүн мындаи элементтери фольклордук чыгармалардын идеялык образдык түзүлүшүн толуктап, элдик түшүнүк менен үндөшүп баатырлардын эрдигин, кайраттуулугун, чыдамдуулугун айгинелейт. Борбордук Азиядагы байыркы түрк мамлекетинин тушунда да алп кара күш колдоочулук касиетке ээ болгонун атактуу кол башчы Күлтегинге коюлган таш эстелик ачык кабарлайт. Бул эстеликтеги адамдын баш кийиминин алдыңкы бетинде укмуштуу күштүн сүрөтү түшүрүлүп, анын магиялык касиетке ээ экенин ачык чагылдырган. Манасчы С Орозбаковдун вариантында желмогуз, жабыр баян, кылыш куйрук баяс,

кызыл аюу саяс, маймыл дарек сыйктуу мифтик жандыктар саналат.

Эпостун архаикалык сюжетинин өнүгүүсүн көрсөтүүдө “Кожожаштагы” Суречки сымал мифологиялык кейипкерди сыппаттоодогу өзгөчөлүк, байыркы коомдун адамынын ой-жүгүртүүсүнөн кабар берет. Мындан “Кожожаш” эпосун көөнө доордун адамынын табиятка болгон көз карашын, кыргыз урууларынын аңчылык жашоосун чагылдырган типтүү чыгарма деп айттуга негиз бар экендиги көрүнөт.

**“Фольклордогу аалам түшүнүгүнүн универсалдуулугуна байланышкан Ыйык теректин образынын эпостордо берилиши”** деген төртүнчү параграфта байыркы адамдардын түшүнүгүндө архаикалык эпостордо орун алган мифологиялык дарак Байтерек дагы өзүнчө ааламдын модели катары караплан. Бул дарак дүйнөнүн түркүгү болуп аалам менен адамды байланыштыруу кызматын өтөйт. “Манас” эпосунда дүйнөлүк дарак катары Байтерек берилет. Дүйнөлүк дарак көөнө мифологиялык ойлом боюнча дүйнөнүн үч кабатын, б.а., асман, жер асты жана жер үстү дүйнөлөрүн бириктирип турат. Башкы каарман баатыр Манас дагы ушул сыйктуу көк менен жерди бириктирип турган тирөөч катары көрүнөт. Архетип түшүнүгү алгачкы вариант, түп нуска, көөнө уңгу дегенди билдирип, эпостун жаралышында уютку болгон негизги түшүнүктү, туюмду же башкы каарман “алгачкы” адамды билдирет. Манас баатырдын алгачкы образы дүйнөнү тиреген тирөөч даракка салыштырылса, каймана, образдуу салыштыруу болсо, Ыйык дарак түздөн-түз ааламдын тирөөчү, үч кабат дүйнөнү бириктирип турган жандуу борбор. Дүйнөлүк дарактын жалпы адамзаттык мифологияда, фольклордо эң көп версиялардагы образы жаратылган, ага дүйнөлүк диний мифологияда кеңири орун берилген. Байыркы түшүнүк боюнча асман менен жерди байланыштыргандан тышкary дарак мөмө берүү, адамдарды жана жаныбарларды тоюнтуу, жандуулардын өмүрүн улоо идеясын дагы чагылдырат. “Семетей” бөлүмүндө (С.Каралаевдин варианты боюнча) ички душмандардан качкан Каныкей, Семетей менен Чыйырдынын алыш Букарга жол тартканда ыйык дарак - Байтерекке кайрылып, андан жардам сурайт. Байтеректин боорунан сүт чыгып, качкындар андан тоюнуп, эс алышат. Мында эпосту жараткан эл тарабынан Байтеректин колдоочу эне катары мифопоэтикалык образы түзүлгөн десек болот.

Дүйнөлүк дарак жана анын ааламдагы орду идея жалпы адамзаттык мифтик аң-сезимде түптүү орногондугун көптөгөн дүйнө элдеринин мифологиялык-фольклордук чыгармаларынан көрүнөт. “Эр Төштүк” эпосунда дүйнөлүк дарак Чуктерек деп берилет

Экинчи глава **“Эпостордогу салиттуу көөнө мотивдердин калыптануусу жана түрүктуу сакталышы”** деп аталып, үч параграфка ажыратылган. Аларда кыргыз эпосторундагы баатыр каармандын төрөлүшү, ага ат коюу, тез өсүүсү мотивдери, эпостордогу баатыр жана анын тулларын

сыпаттоодогу ыкмалардын түрүктүүлүгү, баатырдык үйлөнүү жана ал боюнча кыргыз, түрк-монгол эпосторундагы типологиялык окшоштуктар, адам жана жаратылыштын биримдиги, анын бузулушунун эпикалык чагылышы тууралуу талдоолор жүргүзүлүп, жыйынтыктар чыгарылды.

**“Кыргыз эпосторундагы баатыр каармандын төрөлүшү, ага ат коюу, тез өсүүсү мотивдери”** деген биринчи параграфта түрктилдүү элдердин эпосторундагыдай эле «Манас» эпосунда да башкы баатырдын укмуштуу төрөлүүсү, ага ат коюу, адаттан тышкary тез өсүүсү, ылдам эрезеге жетүүсү дүйнөлүк фольклордук материалдарда өтө түрүктүү кездешүүсү менен айырмаланат. Баатырдын өсүүсүнүн өтө тездиги, анын аз убакытта эле толук сапаттуу баатырдык абалга, жаш куракка жете калышы айрыкча жаралыш доорундагы архаикалык катмарлары өзгөрүүсүз, даана сакталган алтай, хакас, шор эпосторунда, якут олонхолорунда өзгөчө баёо эпикалык ойлоосунда баатырдын тез эле эрезеге жетип, элди эркиндикке алып чыгуусун каалаганын билдирип, баатыр, ажайып, артыкча касиеттерге ээ болгон адам экендигин баса белгилегиси келгендигинен да келип чыккан деген ойдобуз. Баатыр болуучу балага ат коюу - эпостогу салттуу сюжеттик мотивдин бир түрү. Жакыптын уулуна ат коюуда негизги варианттарда бала төрөлөр замат дубана пайда болуп; анын келечек тагдырын алдын ала айтып, «Манас» деп ат коёт. Ушундай эле мотив казактын «Көзүйкө менен Баян» эпосунда да кездешет, бешик тойдо уулга эл арасынан чыккан жүз жаштагы Ак-Сагал, кызга кемпир ат коёт. Бул биздин оюбузча баатырдык-архаикалык чыгармалар болуп эсептелген алтай, шор эпосторундагы («Алтын-Тойчи», «Алтын-Бизе», «Алтын-Сом») бала чоңойгондон кийин колуна айран алып, талаага чыгып, өзүнө ат коюп берүүчү адам издегенге окшош, адатта карыя адам келип, баатырга ат коюп, айранын ичет, же болбосо баатыр менен анын минүүчү аты экөө бири-бирине ат коюшкан мотивдерге салыштырганда бир кыйла кийин пайда болгон десек жаңылышпайбыз.

Эпикалык баатырдын адаттагыдан тышкary тез өсүүсү, ылдам эрезеге жетүүсү дүйнөлүк фольклордук материалдарда өтө түрүктүү кездешүүсү менен да айырмаланат. Баатырдын өсүүсүнүн өтө тездиги, анын аз убакытта эле толук сапаттуу баатырдык абалга, жаш куракка жете калышы айрыкча жаралыш доорундагы архаикалык катмарлары өзгөрүүсүз, даана сакталган алтай, хакас, шор эпосторунда, якут олонхолорунда өзгөчө баёо эпикалык ойлоосунда жети атасынан бери элдин эркиндигин сактап келе жаткан өз коргоочусунун тез эле эрезеге жетип, элди эркиндикке алып чыгуусун каалаганын билдирип, баатыр, ажайып, артыкча касиеттерге ээ болгон адам экендигин баса белгилегиси келгендигинен да келип чыккан деген ойдобуз. Баатырдын тез өсүүсү «Манас» эпосуна да мунездүү, ал эпостун бардык варианттарында кездешкени менен анын өтө ачык белгилери айрыкча эпостун түштүк варианттарында сакталган. Аталган архаикалык мотив

эпостун алгачкы жаралышынан тартып эле жашап келе жаткан, узак убакыттардын сыноосунан өтүп, туруктуу, салттуу көөнө сюжеттик мотивге айланган көрүнүш болуп саналат.

“Эр Төштүк” эпосунун каралып жаткан маселеге байланыштуу архаикалык мотивдерине үңүлүү бир топ кызык материалдарды берет. Эпостун кыргыз элинде жөө жомоктук бир нече варианттары жана эпостук кенен варианты бар. Ал эми казактардан жөө жомоктук кара сөз түрүндөгү версиялары жазылып алынгандыгы, тобол татарларынан жазылган кара сөз түрүндөгү варианты бар экендиги белгилүү. Ар бир версияда өз алдынча улам бир архаикалык-мифологиялык мотив “жарк” этип жүз берип калат. Эпостун түрк элдерине, тактап айтканда, кыргыз, казак жана түмөндүк татарларда ортоқ, же фольклористтердин оошуу мектебинин өкүлдөрү атагандай “көчмө” сюжетке ээ болушу аны салыштыруу методу менен изилдеөгө кенири жол ачат. Эпостордогу мифологиялык сюжеттер өтө ар түрдүү жана көп кырдуу. Кыргыз эпосторундагы мифологиялык сюжеттик элементтер жана мотивдер негизинен үч топко бөлүнөт, алар дүйнөнүн, ааламдын жаралышы, анын түрдүү абалдары, адамдын жана жаныбарлар дүйнөсүнүн келип чыгышы, жаратылыш менен жаныбарлардын колдоочу эёси бар экендиги жөнүндөгү мифтер. Эпостордо жогоруда көрсөтүлгөн бардык түрлөргө тиешелүү мифтик түшүнүктөр, окуялар бар. Ошондой болсо да эпосто жаныбарлар дүйнөсү тууралуу мифологиялык сюжеттер арбын. “Эр Төштүктө” баатыр менен кыяматтык дос болгон Конокбай балбан месопотамиялыктардын “Гильгамеш” эпосундагы Гильгамеш баатыр менен Энкиду дөөнүн достугун эске салат.

**“Эпостогу баатыр жана анын тулпарын сыпattoодогу архаикалык-көркөмдүк ыкмалардын туруктуулугу”** деп аталган экинчи параграфта кыргыз эпосторундагы башкы каармандардын жана алардын минген тулпарларынын сыпатталышындагы көөнө мотивдер тууралуу сөз болот. Эпостордогу Аккула, Сарала, Көгала, Мааникер, Алгара, Чалкуйрук, Кылкара ж.б. башка баатырлардын аттарынан, дегеле жылкы баласынан айырмаланып турушат. Алар баатыр менен бир мезгилде туулуп, зарыл учурларда, кыйын кырдаалдарда ээлеринин ишенимдүү кенешчиси жардамчысынын да милдетин аткарышат. Бул мотив тектеш элдерде да кенири жайылган. Кыргыз эпосторунда баатыр менен анын атын ажыратып кароого мүмкүн эмес. Эпос айтуучулар тарабынан ооз ачып баатырды сүрөттөп баштаганда эле анын өз ысымы менен бирге минген аты шарт кошуп айтылат. Ат менен баатыр биригип бир денедей, бир максатты көздөп аттанган бүтүндүк катары келет. Философиялык мааниде алганда бул экөө Асман менен Жердей айкалышып, бир дүйнөнү түзүп турат. Бул бүтүндүк тили эң жакын тектеш, дили бир алтай эпосторунда да ушундай сыпатталат.“Манаастагы” Конурбайдын Алгарасы, Кыяздын Тооторусу

адамча сүйлөп ээсине айла-амал үйрөтөт. Ал эми аттын жашырын канаты болушу жана анын учушу, өтө ыраак аралыктарды кыска убакытта өтушү эпикалык баатырдын образын идеализацияодогу элдин учкул ой-кыялышын, аралыкты тез жеңүү жөнүндөгү тилегинен жаралган байыркы гиперболалык ык катары чыгат. Якут олонхолорундагы, алтай, хакас эпосторунда көрүнүштөр буга ачык мисал. Казак эпосу “Алпамыста” башкы баатырдын атынын колтугунда кош канаты бар. Канаттуу аттар түрк-монгол эпосторунда бирдей кездешүүчүү көөнө мифологиялык кейипкерлер. Канаттуу аттын мифтик образы түштүк манасчыларынын айтуусунда Манастын Каккула, Көкөтөйдүн Мааникер, Конурбайдын Алгара, Шыпшайдардын Куубайтал, Чынкожонун Кара аты ж.б.жаратылган. Кыргыз эпосторунда мифологиялык кейипкерлердин образдары кенири катышып, сюжет курууда белгилүү роль аткарат жана эпостун архаикалуу табиятынан кабар берип турат. Каарман менен аттын диалогу алтай эпосунда кадимки көрүнүш болсо, кыргыз эпосу “Эр Төштүктө” да ошондой формада келери, баатырга бир өмүргө жолдош болгон аты ар дайым жардамга келери, кыйынчылыктарда кыйбай жанында болуп каралашары салттуу түрдө ырдалат. Баатырдын атынын аны менен бир мезгилде төрөлүшү, ага ат коюу, өзүнө багыштаган анын курал-жаракка ээ болушу, анын балалык чагы, тез өсүүсү жана алгачкы эрдиктери менен коштолот, бул кыргыз жана башка түрк-монгол эпосторундагы салттуу сюжет болуп саналат.

**“Эпостордогу баатырдык үйлөнүү мотивинин кыргыз, түрк-монгол эпосторундагы жалпылыгы”** деп аталаң үчүнчү параграфта эпикалык чыгармаларда кездешүүчүү, эпостун өзөгүн түзүп турган салттык сюжеттик мотивдердин ичинен эң ириси, байыркысы болуп баатырдын колукту издөөсү, үйлөнүүсү эсептелет. Мында эпикалык баатыр мифологиялык жандыктардын кыздарына үйлөнөт, буга биз карап жаткан эпостордон “Кожожаш” эпосундагы Молдожаштын кайберендин кызы Ашайранга үйлөнүшү, “Эр Төштүктө” Төштүктүн Көк дөөнүн көптөгөн тапшырмаларын аткаруу менен кызы Күлайымга, перинин кызы Айсалкынга үйлөнүшү, “Манас” эпосундагы Семетейдин пери кызы Айчүрөккө үйлөнүшү мисал. Баатыр менен кыздын жекеме-жекеге чыгышы, жеенип альшы, же колуктунун өз каалоосу менен күйөө тандоосуна Манас менен Кыз Сайкалдын эр сайышка чыгышы, Зулайканын өз эрки менен Кожожашты тандоосу ж.б. алсак болот. Ошондой эле көөнө эпостордун оозеки табиятына ылайык кийинки доорлордоа келип кирген турмуштук үйлөнүү салты, калың берип келин алуу сыйктуу салттар бар. «Манас», “Эр Төштүк” эпосторундагы күйөнүн колукту менен жолугуусу, экөөнүн суроожооп айтыш формасындагы диалогу баатырдык үйлөнүү сыйктуу или салттуу сюжеттик мотивдин составдык бир бөлүгү катары туруктуу кездешери анын башка кенже эпостордо да бар экендиги байкалат.

**“Адам жана жаратылыштын биримдиги, анын бузулушу**

(“Кожожаш” эпосу боюнча)” деген төртүнчү параграфта табиятты сактоо, аны менен жуурулушуп жашап, гармонияда болуу идеясы берилген. Аңчылык доорун чагылдырган “Кожожаш” эпосунда адам менен жаратылыштын биримдиги жана айрым учурда алардын ортосундагы дисгармониянын келип чыгышы турмуштук кырдаалга байланыштуу каралат. Байыркы адамдын түшүнүгү боюнча жан-жаныбарлар да адамдар сыйктуу эле жашоого укуктуу, бул көөнө мыйзамды бузган адам жазасын алуу керек. Тотемдик түшүнүккө ылайык эпостогу борбордук өзгөчө орун Суречкинин образына бөлүнгөн, ал башка кейипкерлерге караганда архаикалуулугу менен айырмаланат. Кыргыз элдик оозеки чыгармачылыында кайберендерге байланыштуу уламыш, баяндар арбын учурайт жана алардын жаралыш доору байыркы эне кудай мифологиялык башаттарынан өруш алгандыгы байкалат. Эпостогу кайберендерге байланыштуу көөнө мотивдерди талдоо алардын урууну негиздөө, аны колдоо сыйктуу мифологиялык мүнөзгө ээ экендигин айгинелейт. Табият алдында анын боорушдагы бардык жандыктар жашоого укум-тукумун көбейтүүгө, сактоого укуктуу. Адамдар менен жаныбарлар дүйнөсүнүн ортосундагы шайкештиki сактоо жоопкерчилиги ан-сезимдин жогорку деңгээлине ээ болгон адамга жүктөлгөндүгү эпостун түпкү, башкы идеясын түзөт. Кайберендин каргышы менен аскада калып өлгөн аңчылык доордогу турмушунан кабар берет. Биздин оюбузча, эпостун сюжети жаратылыштын прообразы болгон кайберендердин ээси Суречкинин айланасында түзүлгөн, эпостун кийинки доорлордогу өнүгүшүндө жана калыптанышында башка образдар менен улам толукталып жүрүп олтурган. Элибизде: “Чөптү кордосон, көзгө зыян”, - деген макалда айтылгандай табиятта бардыгы шайкеш, баары керек, ашыкча нерсе жок, тескерисинче бир нерсенин жоготулушу экинчи бир нерсенин да жок болушуна алып келет. Жашоонун бул мыйзамын ата-бабаларыбыз терең түшүнүп, ыйык тутуп келгендинин аскада калган аңчынын тагдыры тууралуу баянда эскертилет. Мындан элдик оозеки чыгармачылыктын жогорку руханий, көркөм наркетагы зор таанып-билиүчүлүк касиетин, кыргыз урууларынын бүткүл интеллектуалдык кубатын ошол чыгырмаларда сактап келгендинин байкайбыз. Т.Жээнтаевдин айтуусундагы эпостун салттуу экспозициясында эле кайберендер Суречки менен Алабаштын чыгыш теги, жердеген жайлоосу баяндалат. Мында эпостун кайберендердин тарабынан туруп караган позициясынан эле адамдын жаратылыштан өзүн бөлүп карабаган учурундагы архаикалык мотив чыга келет.

Үчүнчү глава “Эпостордогу байыркы диндердин элементтеринин эпикалык мотив катары орун алышы” деп аталып, өзүнчө бөлүктөргө

**ажыратылган.** Анда көөнө диний ишенимдер болгон тотемизм, шаманизм, тенирчиликке байланыштуу элдик түшүнүктөрдүн аталган эпостордо берилиши текстеш элдердин фольклоруна салыштырмалуу планда талданды, жыйынтыктар берилди.

**“Тотемдик жана шамандык ишенимдерге негизделген түшүнүктөрдүн эпостордо берилиши”** деген биринчи параграфта изилдөө объектиси катары исламга чейинки байыркы диндердин, атап айтканда, тотемизм, шаманизм диндеринин элементтеринин эпостун мифологиялык дүйнөсүндө кездешүүсүн каралды. Баатырдык эпос байыркы элдердин көркөм өнүгүүсүндө мифтен өнүп чыккан сөз өнөрүнүн байыркы формасы болуп саналат. Мындай мифтен элдик дастанга айлануу учурундагы ар түрдүү стадияларын белгилөөгө болот, алар маселен алгачкы, эзелки стадия жана типологиялык кийинки стадиялар. Биз иликтөөгө алган кыргыз эпостору “Манас”, “Эр Төштүк”, “Кожожаш” биринчисине таандык болуп архаикалык мотивдерге бай, алардын ичинде диний мотивдер да туташ кездешип, улам мурункусунун айрым элементтери кийин келип кирген дин менен айкалышта жашай берген.

Азыркы убакытта деле кыргыз элинде, текстеш ислам дини институту менен бир катарда эле тенирчилик, тотемизм, шаманизм диндеринин элементтери жашап келүүдө. Кыргыз эпосторунда көп учурда мурунку диний түшүнүктөр улам кийинкилери менен аралашкан формада кездешкенин байкоого болот. Маселен тотемизм менен шаманизм диндеринин түшүнүктөрү, шаманизм менен ислам дининин аралашкан түшүнүктөрү тенирчилик менен исламдын аралашкан түшүнүктөрү бар. Бул, албетте, оозеки чыгармачылыктын табияты менен да түшүндүрүлөт. Атабабаларыбыз табиятка, отко, күнгө, айга, сууга сыйынып язычество динин туткандыгы, ошондой эле археологиялык изилдөөлөр менен тастыкташынан да таасиринде (маселен буддизм, манихеизм) болгондугу байкалат. Мунун баары кийинки доорлордо ислам дининин кириши менен сүрүлүп ташталгандыгы белгилүү. Ошентсе да баштапкы диндердин айрым элементтери, ритуалдары али да болсо ислам дининин ритуалдарына аралаш сакталып колдонулуп жүргөндүгү маалым. Маселен шам жагуу, мазар деп эсептелген ыйык жерлердин ээси бар кабылданып, ал жердеги дарактарга ниет кылып, тилек айтып чүпүрөк байлоо, ошентип ыйык жер-сууларга зыярат жасоо, б.а. тиешелүү ритуалдарды аткаруу.

Тотемизм байыркы убакытта дүйнөдөгү көп элдерде кездешип, алардын фольклорунун калыпталышына өз таасирин тийгизген. Орхон-Энесай тексттеринде түрк элдери тарабынан тотем катарындагы урматталган жаныбарлар тууралуу айтылып анын ичинде бөрү да эскертилет. Бөрү тотеми “Манас” эпосунда дагы өз ордун тапкан. Башкы баатырды сыпаттоочу туруктуу эпитеттердин бири катары ошол көк жал, бөрү

аталышы берилет. Баатырды колдоочу чилтендер да бөрү болуп кубулушат. Манастын жаныбар атрибуттары тотемдик жандыктар көсөө куйрук көк бөрү, алп кара күш, жолборс болсо, мезгилдин өтүшү менен айрым тотемдик түшүнүктөр кыскарып, туруктуу эпитетке айланып калгандыгы көрүнөт.

Эпостордогу адамдарга тиешелүү сапаттарды буюмдарга, нерселерге ыйгарып, алардын кереметтүү күчүнө ынанган байыркы ишеним фетишизм деп аталып, эпостордо көөнө мотив катары орун алган. Алсак, “Манас” эпосунда калмак-кытайлардын Бурканга бутка сыйынышы кездешет, ошондой эле эри өлгөн аялдын тулга күйөөсүнүн кийимин жаап алып кошок кошуп олтурган салт фетишизмге негизделген. Мында тул өлгөн адамдын ордуна тутулган нерсе, анын жаны биротоло кеткенче айланып келип тура турган буюм катары эсептелген. Байыркы кыргыздардагы күт түшүнүгүн дагы фетишизм түшүнүк катары кароого болот. Далы көрүү менен келечектеги окуяны алдын ала айтуу дагы фетишизм ишенимге негизделген. Маселен “Манас” эпосунда далычы, анын маалымат берүүчү функциясы тууралуу маалыматтар кездешет. Жай таш түрк-монгол элдеринин фольклорунда фетишизм түшүнүк катары кецири учурдайт. Эпосто (“Манас”) аба ырайын, жыл мезгилиниң өзгөртүп жиберүүчү касиетке ээ болгон жайчылык өнөр, анын негизги предмети болгон жай таш жөнүндө байыркы мотив бар. Аталган мотив адамзаттын жаратылыш кубулуштарын өзүнүн шартына жараша өзгөртүп пайдалана билүү тууралуу ой-кыялышын, эңсөөсүнөн келип чыкканы түшүнүктүү. “Манаста” жайчылык өнөр аяларга тиешелүү болуп берилип, ажыдаардан билим алган Алмамбет баатыр бул өнөргө ээ болот. “Эр Төштүк” эпосунда адамдын жанынын башка нерседе болушу жөнүндөгү байыркы коомдун адамынын ой жүгүртүүсү, түшүнүгү камтылган. Буга ылайык Төштүктүн жанынын болот өгөөдө болушу, Чоюн кулак алптын жанынын же тынынын аркардын кардына бекитилген жети кучкачта болушу, “Жоодарбешимде” Темир кулак алптын жанынын алтын баштуу ак аркардын жумурундагы ак сандыкта жаткан алты кучкачта болушу эң көөнө адамзаттык анимисттик түшүнүктөрдөн. Элде көөнө доорлордо жанын коопсуз жерге бекитип койсо ал адам өлбөйт деген ишеним жашаган, мындан байыркы адамдын баёо түшүнүгүндөгү жанды объективдештируү концепциясы келип чыккан, жандын денеден бөлөк жашоосу ушул таанымга негизделген десек болот. Арбак колдоо ишеними кыргыз элиндеги эң байыркы ынанымдардан. Ал эпостордо каарман кыйын кырдаалда калган мезгилде тенирден жардам сурап зарлаган мезгилде, арзуу-тилегин ишке ашыра албай кыйналган учурларда ага арбак, дүйнөдөн өткөн адамдын, көзгө көрүнүп келип жардам берүүсүнөн ачык көрүнөт. Буга “Манас” эпосунун “Семетей” бөлүмүндө Каныкейдин Тайтору тулпарды төлгө кылыша чабуусундагы Манас баштаган баатылардын карааны көрүнүп, тулпарды сүрөөсү, ж.б. учурлар айкын мисал. Арбактардын, колдоочулардын айрыкча күчкө ээ экендиги жана алар аркылуу баатырдык,

эркүүлүк сыйктуу сапаттар башкы каармандарга таандык өзгөчөлүк менен сүрөттөлгөн. Мындай анимисттик көз караштар эпосто жөн гана катардагы архаикалык элементтер эмес, аны жандандырып турган өзүнчө образдарга еткөн.

**“Эпостордогу тенирчилик дининин мотивдери”** деген экинчи параграфта тенирге сыйынуу ишеними анимизм, фетишизм, тотемизм жана магия өндүү элдик көөнө ынанымдар менен айкалышкан формада карап жаткан кыргыз эпосторунда кецири кездешери белгиленет. Ал азыркы учурда да кийинки ислам дининин элементтерине аралашкан түрдөгү ритуал, жөрөлгөлөрдө жыш учурайт. Тенир термини Борбордук Азия элдеринин эн байыркы мифологиялык фондуна таандык болуп, биздин эрага чейинки үчүнчү кылымда жана ага чейинки доорлордо хунну тилинде да кезигүү мүмкүндүгү белгиленип жүрөт. Тенир тууралуу элестөөлөр асман кожоюну, ээси тууралуу анимисттик ишенимдердеге негизделип, көк анын өзү жана ал турган орун катары кабылданган. Ал адамдардын, уруунун, элдин тагдырын чечүүчү кудай катары түрк элдеринин фольклоруна мифтен башат алып кирген.

Көк тенирдин кудуретине, жердин касиеттүүлүгүнө айрыкча ишенүү, алардын таасирине, күчүнө таянуу эпостордо айкын чагылдырылган. Ишенимге ээ болуп, бир нерсени далилдөө үчүн Көк тенир менен Жерди мисалга тартуу “Манас” эпосундагы бардык каармандардын турмушунда, эрдигинде кездешет (“Төшү түктүү жер урсун, төбөсү ачык көк урсун”, “Тенир уруп салганы” ж.б.). Тенирге сыйынуу, ага курмандык чалуу, тилек тилөө байыркы элдик жөрөлгө катары эпостордо орун алган.

Кыргыз эпосторунда аң-сезимдин бир формасы катары диний ишенимдердин камтылышы табигый көрүнүш. Дин изилдөөчү, этнограф Э. Тайлордун пикири боюнча бүткүл мифологиянын негизинде примитивдүү анимисттик дүйнөкараш жатат, андан бүткүл дин өзүнүн мазмунун алган. Ал эми этнограф-эволюционист Н.Харузин мифологияядан элдин диний ишенимдери үчүн башкы булакты көргөн, анткени мифологиялык материал культта колдонулат. Анын пикири боюнча алгачкы адамдын дүйнөкарашы катары мифологиясыз динди да түшүндүрүүгө мүмкүн эмес. Америкалык этнограф Д.Бrintон да мифология менен диндин тыгыз байланышын белгилеген. Биз карап жаткан эпостордо да мифтик түшүнүктөр менен диний ишенимдер кээде айкалышта, айрым учурда өз алдынча учурал, биздин күндөргө чейин сакталып жетип келди.

Кыргыз дүйнөтаанымындагы тенирчиликтин ордун изилдөөчү Ч. Өмүралиев абдан кецири мааниде чечмелейт жана анын түпкү маанисин “тең” түшүнүгүнө байланыштырып карайт. Бул ааламдагы күн – түн, ак – кара, бар – жок, ич – сырт сыйктуу кош түшүнүктөргө негизделген. Мында тенирчилик цивилизация, андагы чексиз дүйнөкараш катары каралат (Өмүралиев Ч., 2012).

Тенирчилик азыркы түшүнүктөгү дин эмес, ал тотемизм, фетишизм, анимизм, политеизмдин белгилүү салттуу формаларында өнүккөн, бирок тарыхый себептерге байланыштуу монотеисттик динге өсүп жеткен эмес. Тенирчилик катып калган диний окуу эмес, тарыхый убакыттын өтүшү менен ал салттуу ишеним деңгээлинен мамлекеттик диндин деңгээлине чейин өнүккөн, андан соң магия-шаманизмдин деңгээлине чейин деградацияланган. Ал өзүндө адам менен жаратылыш чөйрөсүнүн трансценденттик реконструкциясын алып жүрүүчү ачык диний-философиялык көз караш катары чыгат. Азыркы учурда тенирчилик түрк элдеринин ичинде либералдык ислам жана илимий дүйнөкараш менен тыгыз чырмалышкан. Тенирчилик деп азыр элдүүлүк, ата-бабанын, тоолуктардын, чөлдүктөрдүн салтын сыйлоо, түрктөрдүн культсуз, мекемесиз эркин дин тутуусун түшүнүшөт. Жогоруда караптак эпостордун сюжеттик тутумунда кездешкен байыркы архаикалык ишенимдер адаптацияланып, жаңы диний системалар менен синтезге кирген. Азыркы учурда тенирчилик түрк элдеринин ичинде либералдык ислам жана илимий дүйнөкараш менен тыгыз чырмалышкан. Тенирчилик деп азыр элдүүлүк, ата-бабанын, тоолуктардын, чөлдүктөрдүн салтын сыйлоо, түрктөрдүн культсуз, мекемесиз эркин дин тутуусун түшүнүшөт, маселен, ыйык жерлерди, ата арбакты сыйлоо. Жогоруда караптак эпостордун сюжеттик тутумунда кездешкен байыркы архаикалык ишенимдер адаптацияланып, жаңы диний системалар менен синтезге кирген. Диндердин алгачкы формалары анын ичинде масштабдуу тенирчилик ишеними таза диний көз караш болбогон, башкача айтканда, мифологиядан толук бөлүнүп чыга элек болгон деген пикирдебиз, ал эми мифология алгачкы адамдарда аң-сезимдик деңгээлде болуп, ага адамдар чындык катары ишеним менен түз мамиле жасашкан. Тенирчилик дини мифтик аң-сезимдин деңгээлинде байыркы доорлордо пайда болуп, убакыттын өтүшү менен улам кийинки доорлордо абстракттуу ой жүгүртүүнүн деңгээлине көтөрүлгөн. Бир күдайга, Көк Тенирге ишенүү, ага тилемдерин айтуу элдик аң-сезимде туруктуу орун алыш, эстутумдан фольклордук чыгармачылыкка өтүп, көркөм чагылдырыла баштаган жана да караптак жаткан кыргыз эпосторунан өз ордун тапкан.

Мифология менен диндин айырмасына токтолсок, мифологиялык элестеөлөр жалпы уруулук, жамааттық мүнөздө болуп, ар бир жамаат мүчөсүнүн аң-сезимине жалпы, бирдей кирген, ал эми диний аң-сезим байыркы мифологиялык андоого караганда татаал болуп, өзүндө теологиялык жана догматикалык компоненттерди алып жүргөн жана индивидуалдаштырылып, коомдун ар бир мүчөсүнүн аң-сезиминде ар түрдүү көлөмдө жашаган. Ошентсе да, алгачкы жамааттық коомдун кийинки этаптарында коомдун жалпы социалдык жиктелиш нугунда кульптук чөйрөдө адамдардын айырмачылыктары күчөйт, алсак, биз карап жаткан маселеде шамандар өзгөчө ритуалдарды, жөрөлгөлөрду аткарып, дин

өкүлдөрү башкаларга салыштырмалуу чоң көлөмдөгү мифологиялык маалыматтарды билишкен. Мындан мифологиянын көөнө дүйнөдөгү динден мурдагы алгачкы аң-сезим катары келерин, мифологиядан диний аң-сезимдин бөлүнүп чыгышы көптөгөн мин жылдыктарга созулганын баамдоого мүмкүн.

**“Кыргыз эпосторунун архаикалык поэтикасы”** деген төртүнчүглавада эпостордогу салттуу сакталып келген, анын поэтикасынын өзөгүн түзгөн көөнө туруктуу көркөм сөз каражаттарынын эпос айтуучулар тарабынан колдонулушу тууралуу сөз болду.

“Манас” эпосунун архаикалык поэтикасы” деген биринчи параграфта алмустактан бери келе жаткан элдик көркөм туундуларда эстетикалык багытта эволюциялык өсүп-өнүгүү болуп келгендиги белгиленет. Оозеки жашап, массалык чыгармачылыктын көрүнүшү болгон фольклордо анын ичинде эпос жанрында башаттык деңгээлде архаикалык поэтика сакталып калган. Көп кылымдык өнүгүү процессинде эпостордун поэтикалык деңгээли элдин көркөм табитинин өсүшү менен улам жаңы табылгалар менен толукталып да жүрүп олтурган. “Манастын” ыр түзүлүшүндөгү байыркылык ырдын муун өлчөмү, уйкаштыгы, строфалык курулушу ж.б. традициялык формалардан даана байкалат. Эпикалык чыгармалардын көркөм сөз каражаттарынын ичинен троптун жөнөкөй түрлөрү салыштыруу жана эпитет кеңир колдонулат. Көркөм сөз каражаты катары бөрүнүн аты каармандардын ысымдарынын ордуна колдонулган учурлар эпосто көп кездешет, Манас баатырды поэтизациялоочу салттуу архаикалык саптарга: “Муруну тоонун кырдачтай, муруту чөлдүн камыштай”; “Көзүн көрсөң буткулдай, көрүнгөндү жуткудай” ж.б. келтирүүгө болот. Алар бийик поэтикалык табылгалар: “Алтын менен күмүштүн, ширөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериндин, тирөөсүнөн бүткөндөй” ж.б. айтымдар залкар манасчынын көпчүлүккө белгилүү болуп калган туруктуу сыпattамалары. Алтай эпосу “Маадай-Карада” да баатырдын портреттик мүнөздөмөсүндө ушуга үндөшүп келген поэтизация байкалат. Баатырдын гиперболизацияланып сүрөттөлүшү жогорудагы “Манас” эпосундагы башкы баатырдын атам замandan келе жаткан архаикалык туруктуу сыпattамасынын өзөгүнө дал келип турганы ачык байкалат. Бул түрк тилдүү элдердин эпикалык ой жүгүртүүсүнүн табиятынын тамырлаш экендин, типтүүлүгүн көрсөтөт. Баатырды жолборс, бөрү, бүркүт сымал жапайы жырткычтарга, күшкә салыштыруу аны коркунучтуу, сүрдүү көрсөтүүгө багытталган мифтик идеализациялоочу мотивдерге байланыштуу. Мисалдардан байкалып тургандай, мифологиялык эпостордогу баатырдын образы мифтик кудайдын образынан али ажырай электеги калыптанышын көрсөтүп турат деген ойдобуз, буга анын коркунучтуу, бөтөнчө боёктор менен берилиши күбө.

Эпосто көркөм троптун жөнөкөй түрлөрү болгон салыштыруу, эпитеттерден тышкary анын кийинки доорлорлогу эпикалык ойлоонун

эволюциясына байланыштуу келип чыккан метафоралар да кездешет, бирок алардын тутумунда да архаикалуулуктун элементтери сакталып калганы байкалат. “Манас” эпосунда кийинки доорлордо келип кирген сүрөттөлгөн көрүнүштүн, нерселердин окшоштугуна карай колдонулуучу метафоралар кездешет. Каармандардын турдүүчө кулк-мүнөзү, маанайы “алгыр бүркүт өндөнүп”, “кааргандан-түнөрүп”, “жалындап күйгөн өрт болуп”, “чечекейи чеч болуп, чеч менен бир болуп” ж.б. сыйктанган метафоралар аркылуу көрсөтүлөт.

Эпостун XIX кылымда Ч.Ч.Валиханов аты белгиленбеген манасчыдан жаздырып алган “Көкөтөйдүн ашы” үзүндүсүндө Манас баатыр: “Кабагы бийик, өңү саз, / Эңгечер бойлуу эр Манас. / Каны бир кара, бети көк, / Боору чаар, сырты көк, / Мына жалы көк ала, сарыгер эле. / Баатыр Манас сурасаң / Көкжал дөбөт бөрү эле”, [188.87] – деп сыйпатталат. Мындагы “каны кара, бети көк”, “жалы көк ала”, “көкжал бөрү” деген сыйпаттоолор өтө көөнө болуп адамзаттын алгачкы көркөм ой жүгүртүүсүнөн кабар берет, байыркы баатырлардын колдоочусу көк бөрү болуп, аны тотем катары тутунганы ачык көрүнүп турат. Бул таризде окумуштуулар Р.З.Кыдырбаева, М.Борбуловдордун эпостун көөнө поэтикасы эзелки дүйнөтаанымдын үлгүлөрүн көрсөтүп туурагы тууралуу пикирлерине толук кошулуу максатка ылайыктуу. Эпостогу мындай маанилиқ, мазмундук каражаттар анын көркөм формасы менен шайкеш келип, айкалышкан кооз гармонияны түзгөнү тексттен көрүнөт.

Көркөм сөз каражаттарынан троптун татаал түрү болгон гипербола эпостун поэтикасындагы байыркы башкы каражат болуп саналат. Гиперболалар каармандардын портреттик мүнөздөмөлөрүндө, тулпар, буудан аттарды сыйattoодо, кейипкерлердин укмуштуу эрдик иш-аракеттерин баяндоодо, табият көрүнүштөрүн сүрөттөөдө кецири пайдаланылат. Маселен, “жан казандай башы бар, жаткан иттей кашы бар”, “бетинен беш байпактык түк чыгып”, “чаткаягы Чаткалдай, жүрүп кетсе чатына, жүктүү төө баткандай”, “муштай-муштай кара таш, таносуна кирип-чыгып калды дейт”, “чырпыктары чынардай, чымчыктары улардай” ж.б. Ал эми баатырдын курал-жарактары, “асмандан түшкөн алты курчтун” сыйпатталышында архаикалык поэтизациялоо арбын кездешет.

Эпосто кыргыз салттуу ыр түзүлүшүндөгү бардык уйкаштыктын түрлөрү бар: кайчы уйкаш, эгиз, аттама, аксак, туташ уйкаш. Ыр сабынын аягындагы уйкаш менен катар сап башындагы уйкаштык – аллитерация менен түрмөктүн (строфынын) аягындагы уйкаштык бир учурда колдонулат, түрмөктүн ичинде уйкашпай калган бир да сөз жок. Маселен, Ч.Валиханов жазып алган “Көкөтөйдүн ашы” үзүндүсүндө тулпарды сүрөттөөдө төмөнкүдөй саптар кездешет: Кабыргада калкан бар, / Кан жайласа кебелбес. / Куйругунда кудук бар, / Кулан суулап түгөтпөс [Манас. Көкөтөйдүн ашы. Ч. Валиханов жазып алган үзүндү. – Бишкек, 1995. - 21- б.].

Мында саптардын башындагы “к” тыбышынын кайталанып келиши аркылуу аллитерация түзүлдү, саптардын өзүнчө бир ыргакка салынып, уйкаштыкка негизделиши эпосту угууну женилдетет. Эпостун “Семетей” бөлүмүндөгү Каныкейдин Тайторуну чабышында Манас баатырдын арбагына жалынып турган жеринен алсак: Аркалап гана тонду кийгизбей, / Азапты тартып жүргөнчө, / Атаганат дүнүйө, / А дүйнө кеткен Манастын / Ата экенин билгизбей [Манас. Эпос. С.Каралаевдин айтусунда. – Фрунзе, 1984. - 48-б.]. Караптан мисалда сап башындагы “а” үндүү тыбышына негизделген ассонанс колдонулду. Мындай мисалдарды салттуу поэтиканын үлгүсү катары эпостун текстинен тыгыз кездештирүүгө болот.

“Манас” эпосунун, жалпы эле эпосторубуздан тили байыркылык белгилерин сактаган классикалык эпостун үлгүсүндө болуп, көркөм сөз каражаттары, троптор менен бир катарда стилистикалык каражаттардын бири катары эскирғен лексиканы, анын ичинде архаизмдерди алыш жүрөт, эпосторду изилдөөдөгү комплекстүү мамиле жасоо принцибине ылайык алар азыркы кыргыз лексикологиясынын изилдөө объектиси катары күн тартибинде турат.

“Эр Төштүк” эпосунун архаикалык поэтикасы” деген экинчи параграфта “Эр Төштүк” эпосунун мифологиялык табиятына ылайык анын поэтикасын бул планда иликтөө берилди. Архаикалык поэтика эпостун өзөгүн түзгөн критерийлерден болуп, анын тулкусунда катмарланып, ширелип калгандай элес калтырат. Көркөм сөз каражаттарында архаикалык ыкма, салттуу сыпаттоолор, чегеленген туруктуу айтымдардын орун алышы тыгыз. Эпостун В.В.Радлов жазып алган вариантында да, С.Каралаев айткан варианта да салттуулук деңгээлге жеткен туруктуу айтымдар бирдей кездешет: каармандын арып-чарчаганы “каны калып бир кашык, эти калып көк жашык”; Төштүктүн агаларын тапканда аларды тоюнтурганы “Ала-Тоодой эт кылып, Ала-Көлдөй чык кылып”; баатырдын жөө тез жүрүшү “басканына мал жетпей, желгенине жел жетпей”; баатырдын буулукканы “урунаарга тоо таппай, урушаарга жоо таппай”; табияттагы молчуулук, мол түшүм, байгерчилик “алмасы чирип көң болгон”; Элемандын, Төштүктүн узак жолго аттанышы “жел өтпөс торко кийди дейт, желбеген жорго минди дейт”; Чалкуйруктун тез чуркашы “көрүнгөндө көрүнүп, көрүнбөсө Чалкуйрук, көк түтүн болуп бөлүнүп”; өтө кыска убакыт аралыгы “андаймындай дегиче, ачып көздү жумгуча”; каармандын өрөпкүп корккону “билегинен сап кетти, жүрөгүнөн кап кетти” ж.б. туруктуу айтымдар менен сыпатталат. Кыргыз эпосторунун поэтикасына, ыр уйкашына мүнөздүү аллитерация кубулушу “Эр Төштүктө” да тыгыз сакталған. Эпостогу архаикалык-мифологиялык салыштыруулардын тобу биригип келип гиперболалык поэтиканы түзгөн учурлары арбын.

“Кожожаш” эпосунун архаикалык поэтикасы” деп аталган үчүнчү параграфта эпостун мифологиялык башаттары “Мал сойгон менен иши жок”

[Кожожаш. Эпос. – Бишкек, 1997], - деген саптардан аңчылык доорундагы, мал чарбачылыгы менен дыйканчылык али баштала элек мезгилдеги жапайы жаныбарларды атып, тутуп жеп жан сактаган алгачкы жамааттык түзүлүш сүрөттөлгөндүгүнөн ачык көрүнөт. Кожожаш мергендин Суречкинин артынан түшүп кууган эпизодун сүрөттөөдө көркөм гиперболизациялоо орун алган, кыргыз жергесиндеги көптөгөн бийик аска-зоолуу тоолор саналып, аңчы ошонун баарын жөө артып чуркап кайберенди кууганы баяндалат. С. Конокбаевде Кожожаш алп адам болуп, “саадагы жарты өгүз териси, майлыгы чаар өгүздүн териси”, “он эки куран мойногу зорго чыккан таманы”, аткан кийиги сан миңге жеткен, “он жолу онко тургузган” мергенчи катары сүрөттөлөт. Каармандардын диалогдору коркутуу, сурануу, ант берүү түрүндө болуп, көркөм троптордон укмуштуу-кереметтүү жөө жомокторго да мүнөздүү салыштыруу, гиперболалар колдонулат: Уй көрүнбөс тумандан, / Улар атып бергеним.../ Ай көрүнбөс тумандан, / Аркар атып бергеним ж.б. “Кожожаш” эң көөнө, мифологиялык мүнөздөгү белгилери ачык көрүнгөн байыркы аңчылык эпосу болуп, табият фонундагы адам, анын жаратылыштагы жан-жаныбарлардын сакталышы, жашоосу үчүн жоопкерчилиги сыйктуу жалпы адамзаттык маселени козгойт, адам менен кайберендердин колдоочуларынын байланыштары тууралуу байыркы адамдардын элестөөлөрүн, андоолорун көркөм чагылтат, эпосто мифологиялык, укмуштуу-кереметтүү жөө жомоктук, эпикалык белгилер ширелишип келип анын архаикалык өзөгүн түзүп турат.

Каралып жаткан кыргыз эпосторунун тили байыркылык белгилерин сактаган классикалык эпостун үлгүсүндө болуп, көркөм сөз каражаттары, троптор менен бир катарда стилистикалык каражаттардын бири катары эскирген лексиканы, анын ичинде архаизмдерди алып журет, эпосторду изилдөөдөгү комплекстүү мамиле жасоо принцибине ылайык азыркы кыргыз лексикологиясынын изилдөө объектиси катары күн тартибинде турат.

### ИЗИЛДӨӨНҮН ЖАЛПЫ КОРУГУНДУСУ

Кыргыз эпосторундагы (“Манас”, “Эр Төштүк”, “Кожожаш”) мифологиялык-архаикалык сюжеттерди, көөнө мотивдерди жана каарман-кейипкерлерди алардын мифопоэтикалык, конфессионалдык чагылуусуна байланыштырып изилдөө төмөнкү жыйынтыктарга алып келди.

➤ Архетип инсанды үйрөнүүгө, ал аркылуу коомду, жалпы цивилизацияны үйрөнүүгө багытталган окуулардын, билимдердин негизин түзгөн түшүнүктөрдөн болуп, орто кылымдарда бул түшүнүк адамзаттык таанып-билүүлөрдүн башат образы катары колдонулгандыгы белгилүү. Иликтөөгө алынган кыргыз эпосторунда, жалпы эле текстеш түрк-монгол элдеринин эпосторунда баатырдын, анын тулпарынын укмуштуу төрөлүшү, курал-жарактарынын белгисиз жактан келиши (маселен “Манастагы” асмандан түшкөн алты курч) сыйктуу мифтик, архетиптик мотивдер,

белгилер учурайт. Кыргыз фольклору, анын ичинен эпостору баатырдык мифтерге өтө бай келип, Эр Төштүк, Кожожаш, Манас, Семетей, Сейтек, Жоодарбешим, Көкүл, Жаныш, Байыш сыйкуу баатырлардын жеке турпатына байланышкан мифтик башаттары, касиеттери сакталып калган, укмуштуу-кереметтүү жөө жомоктордогу айрым персонаждар да ушундай башталмаларга, мүнөзгө ээ. Манас баатырдын архетиптик образы мифтен башат алыш, хаосту, башаламандыкты жеңип, дүйнөнү иреттөөчү каарман катары келет. Эпостун көптөгөн доорлор оозеки айтылып келген узак жолунда баатырдын образы улам кийинки доорлордун талабына ылайыкташып, жердик адамга айланганын баамдоого болот.

➤ Кыргыз фольклорундагы мифологиялык образдар зооморфтук жана антропоморфтук түспөлдө болуп – дүйнө көрүнүшүн, турмуштук касиетин, өздүк сапаттарын сыйкырлап, кереметтеп, таандыктап, айбанаттарга, канаттуу- перенделерге, ал гана эмес адам түспөлүндөгү жандыктарга табынууларды пайда кылган. Кыргыз мифологиясында анимисттик аң-сезимдин орун алган тажрыйбасында демонологиялык системага кирген образдар өзгөчө орунду ээлейт. Алар кыргыз эпосторунда – желмогуз, алп дөө, алп кара күш, ажыдаар, албарсты, пери, жез тырмак, кайып, арбак, кайберен, өндүү персонаждарда учурайт.

➤ Дүйнө элдеринин оозеки чыгармачылыгындагыдай эле кыргыз фольклорунда, анын ичинде кыргыз эпосторунда да мифтик, легендалык сюжеттер орун алган, алар ар түрдүү жана көп кырдуу. Биз карап жаткан эпостордо аалам, анын түзүлүшү, жаныбарлар дүйнөсү, жер-суу, жанжаныбарлардын ээси (духтары) тууралуу мифтер арбын кездешет. Жалпы эле баатырдык эпостун алгачкы формаларын жана келип чыгышын изилдөө дүйнөлүк адабияттын тарыхынын башаттарына алыш барат, ошондуктан аталган багыттагы изилдөөлөрдө эң көөнө каармандар, архаикалык эпикалык сюжеттер каралат.

➤ Адамзаттын узак калыптануу тарыхында мифтик персонаждар коркунуч, ачуулануу, иренжүүнүн инстинктивдик реакциясынан тартып так жана ажырымдалган түшүнүктөргө чейинки узак өнүгүү жолун басып өткөндүгү белгилүү. Алардын ушул өндөнгөн этаптык калыптануусун кыргыз эпосторунан да байкоого болот. Адамзат коомуунун көп жактарына табу катары тыюу салынган мифологиялык түшүнүктөр адамдын терс таасир этүүчү күчтөр менен күрөшүүсүндө жардам берип, анын жаратылышка карата мамилесин жөнгө салып турган. Буга мисал катары эпостордогу мифтик персонаждардан дөөлөрдүн образы алсак болот, алар эпостун эволюциялык өнүгүүсүндө акырындык менен мифтик желмогуздун баштапкы касиеттерин жогото баштайт. Мында мифологиялык образдын тарыхый трансформациясы болгондугу байкалат. Мандайда жалгыз көзү бар бир укмуштуу дөө Адамдүк, Макел-Малгун жана башка дөөлөр тууралуу сюжеттерде манасчылар мифтик кейипкерлерди архаикалык салттуу

айтымдарды пайдалангандыктары байыркы адамдардын дүйнө таанымында көөнө элестердин сакталып, эпостун катмарларына сиңип калгандығы байкалат.

➤ Эпостогу чарбачылықта байланыштуу мифтерге жер иштетүүнү, түшүмдүн мол болушун камсыз кылган каарман Баба-Дыйкандын, кол өнөрчүлүк боюнча укмуштуу курал-жарак жасоочу Бөлөкбай устанын окуялары кирет. Мындан тышқары «Манас» эпосунда жаныбарлар дүйнөсү менен байланышкан көптөгөн мифтер бар. Аларга алп кара күш, кылыш күйрук баяс, кызыл аюу саяс, маймыл дарек, жабыр баян, Манастын тайганы Кумайык, күшү Акшумкар, учуп жүрүүчү, сүйлөй турган аттар ж.б. кирет. Мындай мифтер эпосто кецири кездешип, алар эпостун өзөк окуялары менен жуурулушуп, эпостун көркөмдүк деңгээлин, архаикалуулугун көрсөтүп турат.

➤ “Манастагы” Арууке, Айчүрөк, “Кожожаштагы” Суречкинин кызы Ашайран аңчылык доордогу мифологиялык түшүнүктөн, ишенимден келип чыккан байыркы образдар. Айчүрөктүн образы жомокчулар тарабынан улам реалдаштырылып, жердик аялга айлангандыгын көрүүгө болот, бирок андагы архаикалык катмарлануулар рудимент катары эпостун тулкусунда сакталып кала берген. Эпостогу мифологиялык образдардын дагы бири - Оронгут, ал Каңгай канышасы, баатыр аял. «Манас» эпосунун көпчүлүк вариантында бар. Эпосто Оронгунун согуш жортуулдарында эпикалык душмандын кол башчы баатырлары менен катары аты аталат. Кула бээ тулпары бар, “Оюктун боюн жердеген, ойроттон киши жеңбеген” белгилүү баатыр делет. Анын образында байыркы адамдардын корккон үчүн сыйлаган түшүнүгү берилген, жапайы адам деген маанидеги кейипкер.

➤ Кыргыз эпосторундагы мифтик персонаждардын эпикалык дүйнөтааным мыйзамченемдерине ылайык чыгарманын архаикалуулугун далилдөөчү орду бар. Эпостогу антропоморфтук, жандыктар, метаморфозалар тууралуу мифтик түшүнүктөр биздин байыркы атабабаларыбыздын дүйнөгө көз карашын мүнөздөөгө ачык мисал боло алат. Башкы каармандардын, мифтик кейипкерлердин образдарынын чыгармалардын өнүгүп, калыптануусунда типтүүлүк деңгээлине жетиши, эпостордун вариантында узак тарыхый доорлордо салттуулуктун чегинде бирдей сакталып келүүсүнүн негизги сырларынын бири десек болот. Эпос айтуучулардын улам кийинки доорлордогу дүйнө кабылдоосуна ылайык мифтик мотивдердин акырындап деградацияланышы байкалат жана көптөгөн мифтик персонаждар баштапкы касиетинен ажырап реалдуу турмуштагы кадимки кейипкерлерге өтүүсү көрүнөт. Ошентип, кыргыз эпосторунда көркөм-эстетикалык тарабы аны айтуучулардын эстутумунан мифологиялык элементтерди улап сүрүп чыгып олтуруп, алардын трансформацияланышынын натыйжасында негизинен көркөмдүк функцияларды аткарғандары гана сакталып калган деп белгилөөгө болот.

➤ Архаикалык-баатырдык эпостордо баатырдын же башка каармандардын өлүп кайра тирилиши – кадимки көрүнүш. Эпикалык ойлоонун алгачкы мезгилиндеги элдин баёо аң-сезиминде бул реалдуу жашоодон (турмуштан) сырткары болсо да эпосту жаратуучулар эл сүйгөн баатырды тирилтүү менен ак иштин акыйкattтын, женилбестигин көрсөтүүсү, эл камын жеген баатырды бир өмүр менен чектегиси келбекендигин билдирген. Ал эми терс каармандардын тирилтилиши менен карасанатайлыкты, душманды жеңүү канчалык оор экендиги берилет. Төштүктүн чачылган сөөгүн таппай, Чалкуйрук тайганга айланып шимшилеп жүрүп, бир томугун эле таап алыш, аны жутуп жиберип, кайра чыгарганда Төштүк баштагыдай баатыр болуп калыбына келет.

➤ Эпостордогу мифтик жаныбарлардын мунөздөлүшүндөгү жалпылык мотивдерд кароодо мифтик сюжеттердин тематикасы ар кыл, алар жаратылыш кубулуштары, жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсү, адамдар жана алардын түрдүү аракеттери туурасындагы окуялар менен баяндалары эскертилет. Эпостордогу мифологиялык жандыктарга, маселен “Манаста” жабыр баян, кылыш күйрук баяс, ажыдаар, асанаш, алп кара күш (зымырык күш) ж.б. кирсе, “Эр Төштүктө” алп кара күш, ажыдаар, “Кожожашта” кайберендер Суречки, Алабаш кирет. Мындан сырткары “Манас”жана “Эр Төштүк” эпосторунда учуучу, сүйлөөчү аттар бирдей кездешет. Негизинен алп кара күш мында жер түбүндөгү дүйнө менен жер үстүн байланыштырып туруучу көпүрө катары кызмат өтөйт. Калган мифтик жандыктар эпостордо аты аталыш, жырткычтык белгилери, зор көлөмүнө көнүл бурулуп, учкай баяндалат. Кыргыз эпосторундагы архаикалык сюжеттик мотивдерде дүйнө түзүлүшү тууралуу байыркы түшүнүктөр сакталыш калган.

➤ Миология менен диндин айырмасына токтолсок, мифологиялык элестөөлөр жалпы уруулук, жамааттык мүнөздө болуп, ар бир жамаат мүчөсүнүн аң-сезимине жалпы, бирдей кирген, ал эми диний аң-сезим байыркы мифологиялык андоого караганда татаал болуп, өзүндө теологиялык жана догматикалык компоненттерди алыш жүргөн жана индивидуалдаштырылып, коомдун ар бир мүчөсүнүн аң-сезиминде ар түрдүү көлөмдө жашаган. Ошентсе да, алгачкы жамааттык коомдун кийинки этаптарында коомдун жалпы социалдык жиктелиш нугунда культтук чөйрөдө адамдардын айырмачылыктары күчөйт, алсак, биз карап жаткан маселеде шамандар өзгөчө ритуалдарды, жөрөлгөлөрдү откарып, дин өкүлдөрү башкаларга салыштырмалуу чоң көлөмдөгү мифологиялык маалыматтарды билишкен. Мындан мифологиянын көөнө дүйнөдөгү динден мурдагы алгачкы аң-сезим катары келерин, мифологиядан диний аң-сезимдин бөлүнүп чыгышы көптөгөн мин жылдыктарга созулганын баамдоого мүмкүн.

➤ Тотемдик ишенимдер «Манастын» бардык бөлүмдөрүндө сюжеттин жалпы өнүгүүсүндө эпикалык башкы баатырдын образынын өзгөчөлөнтүп

турат. Ак шумкар, Кумайық, көк бөрү, жолборс, алп кара күш Манастын тотеми болуу менен баатырлардын түпкү тегинин тотемдик символу катары кездешет. Ал эми мифтик жандыктардын образдары бир топ белгилери, аткарган кызматы жагынан түрк-монгол элдеринин эпостук чыгармаларында негизинен бирдей, окшош. Жабыр баян, кылыш күйрук баяс – эпостун С.Орзбаков айткан вариантында өтө күчтүү жырткыч жаныбарлар катары эскертилет, алар Алоокенин укмуштуу багындагы башка мифологиялык жандыктардын - кызыл аюу саяс, маймыл даректердин катарында саналат.

➤ Фольклордогу аалам түшүнүгүнүн универсалдуулугуна байланышкан Ыйык теректин образынын эпостордо берилишине токтолсок, байыркы адамдардын туюмунда архаикалык эпостордо орун алган мифологиялык дарак Байтерек дагы өзүнчө ааламдын модели катары караплан. Бул дарак дүйнөнүн түркүгү болуп аалам менен адамды байланыштыруу кызматын өтөйт. “Манас” эпосунда дүйнөлүк дарак катары Байтерек берилет. Дүйнөлүк дарак көөнө мифологиялык ойлом боюнча дүйнөнүн үч кабатын, башкача айтканда асман, жер асты жана жер үстү дүйнөлөрүн бириктирип турат. Даракка сыйынуу анын тазартуучу, тилекке жеткирүүчү касиети тууралуу ишеним жогорудагы мисалдарда белгиленгендей алгачкы доорлордон тартып эле адамдын аң-сезиминен орун алгандыгы байкалып турат. Дүйнөлүк дарак жана анын ааламдагы орду тууралуу идея жалпы адамзаттык мифтик аң-сезимде түптүү орногондугун көптөгөн дүйнө элдеринин мифологиялык-фольклордук чыгармаларынан көрүнөт. “Эр Төштүк” эпосунда да бул тема борбордук орунду ээлейт. Эпосто дүйнөлүк дарак Чуктерек деп берилет жана башкы каарман Төштүктүн тагдырындагы бурулуш моменттердин бардыгы ушул даракка байланыштуу болот.

➤ Эпостордогу салттуу көөнө мотивдердин калыптануусу жана түрүктуу сакталышында башкы баатырдын ата-тегин, алардын тарыхын баяндоодон башталган түрктилдүү элдердин эпосторундагы салттуу көрүнүштүн кыргыз эпосторунда да сакталары эскертилет. Алар баласыздык, баатырдын эрдик көрсөтүүсү; үйлөнүүсү ж.б. Башка түрк тилдүү элдердин эпосторундагыдай эле кыргыз элиниң улуу «Манас» эпосунда да башкы баатырдын укмуштуу болуп төрөлүү мотиви борбордук ролду ойнойт. Кыргыз эпосторундагы башкы каармандардын жана алардын минген тулпарлары баатыр менен бир мезгилде туулуп, зарыл учурларда, кыйын кырдаалдарда ээлеринин ишенимдүү кенешчиси жардамчысынын да милдетин аткарышат. Бул мотив текстеш элдерде да кенири жайылган. Эпостордогу баатырдык үйлөнүү мотиви эпикалык чыгармаларда кездешүүчү, эпостун өзөгүн түзүп турган салттык сюжеттик мотивдердин ичинен эң ириси, байыркысы болуп, экзогамдык нике, баатырдын башка элден, алыс жактардан үйлөнүүсү мотиви эпостун мифологиялык өзөктөгү туундуудан эпостук сапатка өсүп чыккандыгынан кабар берип турат .

➤ “Адам жана жаратылыштын биримдиги, анын бузулушу (“Кожожаш”

эпосу боюнча)“ деген төртүнчү параграфта адам жаратылыштын бир бөлүгү катары жаралып, табият койнунда анын орду өзгөчө экендиги белгиленет. Бул, албетте, адамзаттын аң-сезимдин жогорку формасына эгедер экендиги менен байланыштуу. Мындай артыкчылык өз кезегинде башка жан-жаныбарларга, өсүмдүктөр дүйнөсүнө, дегеле курчап турган чөйрөгө карата жоопкерчиликти да талап этери белгилүү. Ущул ой түпкү аң-сезимдик деңгээлде байыркы адамдын көкүрөгүндө уялап келгендиги “Кожожаш” эпосундагы анын тулкусу менен кызыл жип болуп өткөн идеяда, табиятты сактоо, аны менен жуурулушуп жашап, таттуу мамиледе гармонияда болуу идеясында таамай-так берилген. Байыркы адамдын түшүнүгү боюнча жан-жаныбарлар да адамдар сыйктуу эле жашоого укуктуу, бул көөнө мыйзамды бузган адам жазасын алуу керек.

➤ Кыргыз эпосторунда көөнө диний ишенимдер эпикалык мотив катарында көркөм чагылуусун тапкан. Азыркы убакытта деле кыргыз элинде, текстеш ислам дини институту менен бир катарда эле тенирчилик, тотемизм, шаманизм диндеринин элементтери жашап келүүдө. Кыргыз эпосторунда көп учурда мурунку диний түшүнүктөр улам кийинкилери менен аралашкан формада кездешкенин байкоого болот. Маселен тотемизм менен шаманизм диндеринин түшүнүктөрү, шаманизм менен ислам дининин аралашкан түшүнүктөрү тенирчилик менен исламдын аралашкан түшүнүктөрү бар. Жаралгандан тартып көптөгөн доорлор оозеки жашоо менен кыргыз эпосу катмарланууга дуушар болгон. Анда алгачкы коомдогу окуялар, андан кийинки доорлордогу окуялар, соңку тарыхый окуялар, коомдук аң-сезимде изин калтырган өзгөрүүлөр улам бир катмарды түзүп, баштапкы ядро болгон баатырдын мифке айланган эрдигинин айланасында топтоло берип, азыркы учурда зор мифологиялык, тарыхый-баатырдык эпоско айлангандыгын байкоого болот. Ата-бабаларыбыз табиятка, отко, күнгө, айга, сууга сыйынган. Мунун баары кийинки доорлордо ислам дининин кириши менен сүрүлүп ташталгандыгы белгилүү. Ошентсе да баштапкы диндердин айрым элементтери, ритуалдары али да болсо ислам дининин ритуалдарына аралаш сакталып колдонулуп жүргөндүгү маалым. Тотемизм – алгачкы уруулук коомдогу диний ишенимдердин байыркы формасы, анын негизги өзөгү адамдын, уруунун келип чыгышын, тегин жаныбарлар, өсүмдүктөр менен байланыштуу түшүндүрмөсүн түзөт. Кийинчөрөк уруулук коом ыдыраган соң тотемдик түшүнүктөр да солгуундаган. Тотемизм байыркы убакытта дүйнөдөгү көп элдерде кездешип, алардын фольклорунун калыпталышына өз таасирин тийгизген.

➤ Эпостордогу адамдарга тиешелүү сапаттарды буюмдарга, нерселерге ыйгарып, алардын кереметтүү күчүнө ынанган байыркы ишеним болгон фетишизм эпостордо көөнө мотив катары орун алган. Алсак, “Манас” эпосунда калмак-кытайлардын Бурканга бутка сыйынышы кездешет,

ошондой эле эри өлгөн аялдын тул, б.а. адамдын сөлөкөтүнө окшотуп жасалган жыгачка өткөн күйөсүнүн кийимин жаап алып кошок кошуп олтурган салт фетишизмге негизделген. Мында тул өлгөн адамдын ордуна тутулган нерсе, анын жаны биротоло кеткенче айланып келип тура турган буюм катары эсептелген. Байыркы кыргыздардагы күт түшүнүгүн дагы фетишизм түшүнүк катары кароого болот. Далы көрүү менен келечектеги боло турган окуяны алдын ала айтуу дагы фетишизм ишенимге негизделген. “Манас” эпосунда далычы тууралуу, анын маалымат берүүчү функциясы тууралуу маалыматтар кездешет. Ал эми төлгөчү, жайчынын аскердик жортуулдагы стратегиялык кызматы да чоң мааниге ээ.

➤ Кыргыз эпосторунда диний-культтук түшүнүктөр өз ордун тапкан. Көөнө кыргыз элиниң мифологиялык ан-сезиминде теңирге сыйынуу ишеними анимизм, фетишизм, тотемизм жана магия өндүү әлдик көөнө ынанымдар менен айкалышкан формада каралып жаткан кыргыз эпосторунда кеңири кездешет. Ошондой эле кийинки ислам дининин элементтерине аралашкан түрдөгү ритуалдар, жөрөлгөлөр жыш учурайт. Теңир тууралуу элестөөлөр асман кожоюну, ээси тууралуу анимисттик ишенимдердеге негизделип, көк анын өзү жана ал турган орун катары кабылданган. Ал адамдардын, уруунун, әлдин тагдырын чечүүчү кудай катары түрк элдеринин фольклоруна мифтен башат алып кирген. Көкө теңирдин кудуретине, жердин касиеттүүлүгүнө айрыкча ишенүү, алардын таасирине, күчүнө таянуу эпостордо айкын чагылдырылган.

➤ “Манас” эпосунун архаикалык поэтикасы алмустактан бери келе жаткан әлдик көркөм туундуларда эстетикалык багытта эволюциялык өсүп-өнүгүү болгон. Оозеки жашап, массалык чыгармачылыктын көрүнүшү болгон фольклордо анын ичинде эпос жанрында башаттык деңгээлде архаикалык поэтика сакталып калган. “Манас” эпосунда айтуучулар тарабынан пайдаланылган поэтикалык каражаттар кыргыз поэзиясындагы, әлдик оозеки көркөм чыгармачылыктагы поэзиянын муундар тарабынан чегеленип өнүктүрүлгөн, өркүндөтүлгөн каражаттары болуп саналат. Эпосто кыргыз салттуу ыр түзүлүшүндөгү бардык уйкаштыктын түрлөрү бар. “Эр Төштүк” эпосунун архаикалык поэтикасы мифтен башат алган, көп кылымдык убакыт сыноосунан өткөн, эпос айтуучулардын муундары тарабынан чегеленген поэтика болуп саналат. Бул эпостун поэтикасы өнүгүүнүн узак жолдорун басып өтүп биздин күндөргө жетип келди. “Кожожаш” эпосунун поэтикалык түзүмүнүн түрдүү деңгээлдеринде кездешкен архаикалык элементтер аңчынын эрдик сапаттарын даңазалоодо колдонулат. Аңчылык доордо кадыресе көрүнүш болуп эсептелген кубулуштар кийинки доорлордо көркөм апартылган нерсе катары кабыл алына баштаган. Көркөм түзүмдүн элементтери - образдуу сүрөттөө, салыштыруулар, эпитеттер, гипербола эпостогу идеализациялоо максатына баш ийдирилген.

## **Кыргыз эпосторундагы архаикалык мотивдер боюнча изилдөөдө алынган жалпы натыйжалар төмөнкүлөр:**

1. Кыргыз элинин оозеки сөз өнөрү - ал пайда болгондон тартып архаикалык, мифологиялык белгилерди алып жүрүүчү улуттук көркөм система экендиgi көрсөтүлдү;

2. Кыргыз фольклорундагы архаикалык-мифологиялык эпостордун элдин аң-сезиминин эволюциялык өнүгүү жолундагы абстракттуу ой-жүгүртүүнүн туундусу, байыркы дүйнөтаанымдын көп кырдуу моделин камтыган аң-сезимдин бөтөнчө бир көрүнүшү катары көркөм чагылышы жана кыргыздын улуттук аң-сезиминдеги көөнө философиялык ой-толгоолордун маңызы катары кездешүүсү “Манас”, “Эр Төштүк”, “Кожожаш” эпосторунун мисалында далилденди;

3. Архаикалык мифологиялык образдар жана мотивдердин, байыркы диндик, конфессионалдык идеялар жана концепциялардын кыргыз эпосторунун пайда болуусунда анын поэтикасына жана улуттук аң-сезимге, алардын калыптанышында жана өнүгүүсүндө маанилүү таасирин тийгизгендиgi, салттуу сакталышы аныкталды;

4. Мифологиялык, байыркы диндик мотивдерди, сюжеттерди, образдарды кароо оозеки көркөм сөз өнөрүндө ата-бабанын дүйнө моделин түзүүгө, байыркы кыргыздардын адам баласынын жогорку руханий маңызы тууралуу түшүнүгүн чагылдырууга жардам берери ачылып берилиди;

5. Кыргыз фольклорунун, анын ичинде кыргыз эпосторунун жогорку дөңгээлдеги жетишкендиги жана көркөмдүүлүгү анын архаикалык мифологиялык жана диний-үрп-адаттык дүйнөсүнүн байлыгы жана ар түрдүүлүгү, конфессионалдык идеяларынын көз караштарынын жандуулугу менен шартталары көрсөтүлдү;

6. Элдик оозеки чыгармачылыктагы эпостордун архаикалык мотивдери түрдүүчө берилири, кыргыз фольклорунда аталган мотивдердин көркөм чагылышы фантастикалык, сыйкырдуу жана башка табияттын реалдуу эмес кубулуштары, түрдүү сырдуулуктар менен байланышкандыгы белгilenди;

7. Табиятты сактоонун табу, үрп-адат катары мааниси, андагы тотемисттик элестөөлөрдөгү идеологиялык негиздердин болушу далилденди.

## **Диссертациялык изилдөөнүн мазмуну төмөнкү эмгектерде чагылдырылды:**

1. Жамгырчиева, Г.Т. Кыргыз эпосторундагы архаика-мифологиялык катмарлар [Текст] / Г.Т.Жамгырчиева. – Бишкек: Бийиктиң, 2014. - 168 б.

2. Жамгырчиева, Г.Т. Кыргыз эпосторундагы архаикалык мотивдер [Текст] / Г.Т. Жамгырчиева. – Ош: Кагаз ресурстары, 2015. – 305 б.

3. Жамгырчиева, Г.Т. “Манас” эпосунун Кытайда изилденишинин айрым өзгөчөлүктөрү [Текст] / Г.Т. Жамгырчиева // ОшМУнун жарчысы / Профессор Ж. Шерифедин 70 жылдыгына арналган илимий-практикалык конференциянын эмгектери. – 2004. - №3. - 144-148-бб.

4. Жамғырчиева, Г.Т. Эпостордогу баатырдын укмуштуу төрөлүүсү архаикалык мотив катарында (“Манас” эпосу боюнча) [Текст] / Г.Т. Жамғырчиева // Социальные и гуманитарные науки. - 2009. - № 3-4. - С. 243-248.
5. Жамғырчиева, Г.Т. Түштүк манасчыларынын чыгармачылыгындагы архаикалык мотивдердин сакталышындагы айрым маселелер [Текст] / Г.Т. Жамғырчиева // ОшМУнун жарчысы. – 2009. - №6. - 38-40-бб.
6. Жамғырчиева, Г.Т. Кыргыз эпосторундагы архаикалык мотивдер [Текст] / Г.Т. Жамғырчиева // Ош МУнун жарчысы. – 2009. - №6. - 40-42-бб.
7. Жамғырчиева, Г.Т. Кыргыз эпосторундагы адам жана жаратылыш маселеси [Текст] / Г.Т. Жамғырчиева // Ош МУнун жарчысы. – 2010. - №4. – 80-83-бб.
8. Жамғырчиева, Г.Т. Кыргыз эпосторундагы түш көрүү мотивинин сюжеттик өнүгүүдөгү ролу [Текст] / Г.Т. Жамғырчиева // Ош МУнун жарчысы. – 2010. - №4. – 85-89-бб.
9. Жамғырчиева, Г.Т. Архаические мотивы в эпосе “Манас” [Текст] / Г.Т. Жамғырчиева // Изденис. Поиск. - Алматы, 2010. - № 1(2). - С. 200-205.
10. Жамғырчиева, Г.Т. Архаикалык эпостогу баатырды сыпаттоонун айрым өзгөчөлүктөрү [Текст] / Г.Т. Жамғырчиева // Жусуп Баласагын атындагы КҮУнун жарчысы. – 2012. - Атайын чыгарылыш. - 440-445-бб.
11. Жамғырчиева, Г.Т. Проблемы изучения архаических мотивов эпоса “Манас” вправнительно-историческом плане [Текст] / Г.Т. Жамғырчиева // Вестник ОшГУ / Материалы международной научно-практической конференции посвященной 70 летию проф. К. Матикеева. - Ош, 2012. - С.113-117.
12. Жамғырчиева, Г.Т. “Манас” эпосундагы мифологиялык персонаждардын сюжеттин өнүгүшүндөгү орду [Текст] / Г.Т. Жамғырчиева // Ош МУнун жарчысы. – 2012. - №4. - 50-56-бб.
13. Жамғырчиева, Г.Т. “Манас” эпосундагы баатырдык үйлөнүү архаикалык мотив катарында [Текст] / Г.Т. Жамғырчиева // Вестник ОшМСУ / “Мамлекеттик тил – улуттун унгусу” деген аталыштагы илимий-практикаллык конференциянын материалдары. - 2014. - №3. - 159-166-бб.
14. Жамғырчиева, Г.Т. “Манас” эпосундагы байыркы диний түшүнүктөрдүн архаикалык мотив катары кездешүүсү [Текст] / Г.Т. Жамғырчиева // Ош МУнун жарчысы. - 2014. - №2. – 11-16-бб.
15. Жамғырчиева, Г.Т. “Манас” жана “Шахнаме” – архаикалык мифологиялык башаттар [Текст] / Г.Т. Жамғырчиева // И. Арабаев атындагы КМУнун жарчысы / “Манас” жана “Шахнаме”: Борбордук Азия жана Иран элдеринини руханий маданиятынын жана эпикалык чыгармачылыгынын туу чокусу” аттуу эл аралык илимий конференциянын материалдары. – 2014. - Атайын чыгарылыш. – 37-39-бб.

16. Жамғырчиева, Г.Т. Мифтик жана жомоктук сюжеттеги каармандардын эпостордо сыпатталышы (“Манас” эпосу боюнча) [Текст] / Г.Т. Жамғырчиева // Вестник ОшГУ / Актуальные вопросы образования, науки, культуры и роль университетов в устойчивом развитии и расширении международной интеграции: материалы международной научной конференции посвящённой 75-летию ОшГУ. - Ош, 2014. – 17-19-бб.
17. Жамғырчиева, Г.Т. “Манас” эпосунун архаикалық поэтикасы [Текст] / Г.Т. Жамғырчиева // ОшМУнун жарчысы / С.Каралаевдин 120 жылдыгына арналган илимий-практикалық конференциянын материалдары. - 2015. - №4. - 35-40-бб.
18. Жамғырчиева, Г.Т. Кыргыз эпосторундагы эненин архаикалық образынын берилиши [Текст] / Г.Т. Жамғырчиева // ОшМУнун жарчысы. - 2015. - №4. - 40-43-бб.
19. Жамғырчиева, Г.Т. Кыргыз эпосторундагы тәцирчилик дининин мотивдери [Текст] / Г.Т. Жамғырчиева // “Юнусалиев окуулары–2015”: эл аралық илимий-практикалық конференциянын материалдары. - Бишкек: Улуу тоолор, 2015. - 249-253-бб.
20. Жамғырчиева, Г.Т. Мифтик сюжеттердин кыргыз жана текстеш элдердин эпосторунда берилиши [Текст] / Г.Т. Жамғырчиева // “Айтматов окуулары – 2015”: эл аралық илимий-практикалық конференциясынын материалдары. – Бишкек: Туар, 2015. - 438-442-бб.
21. Жамғырчиева, Г.Т. Улуу манасчылардын уламалуу байыркы өнөрү жана эпостогу архаикалуулук [Текст] / Г.Т.Жамғырчиева // Тил жана котормо. - Үрүмчү, 2015. - № 04. - 117-122-бб.
22. Жамғырчиева, Г.Т. “Кожожаш” эпосунун архаикалық поэтикасы [Текст] / Г.Т. Жамғырчиева // ОшМУнун жарчысы. - 2015. - №4. - 67-71-бб.
23. Жамғырчиева, Г.Т. Аалам түшүнүгүнө байланышкан Ыйык теректин образынын кыргыз эпосторунда берилиши [Текст] / Г.Т. Жамғырчиева // Ж. Баласагын атындагы КУУнун жарчысы / Улуу манасчы С.Каралаевдин феномени: залкар манасчы С.Каралаевдин 120 жылдык юбилейине арналган илимий-практикалық конференциянын материалдары. - 2015. - Атайын чыгар. - 60-63-бб.
24. Жамғырчиева, Г.Т. Архаическая поэтика мифических образов дивов в кыргызском эпосе “Манас” [Текст] / Г.Т. Жамғырчиева // Молодой ученый. – Казань, 2016. - № 3(107). – С. 1081-1083.  
<http://elibrary.ru/item.asp?id=25452906>
25. Жамғырчиева, Г.Т. Архаическая поэтика дракона в кыргызских эпосах [Текст] / Г.Т. Жамғырчиева // Проблемы науки. – Иваново: изд-во ООО «Олимп», 2016. - № 2 (44). – С.133-135.  
<http://elibrary.ru/item.asp?id=25605114>
26. Жамғырчиева, Г.Т. Мировое дерево как архаический мотив в кыргызском эпосе [Текст] / Г.Т. Жамғырчиева // Молодой ученый. – Казань:

изд-во ООО «Молодой ученый», 2016. - № 4(107). - С. 1081-1083.  
<http://elibrary.ru/item.asp?id=25652375>

27. Жамгырчиева, Г.Т. К вопросу архетипа в кыргызском эпосе (на примере эпоса «Манас») [Текст] / Г.Т. Жамгырчиева // Проблемы науки. – Иваново: изд-во ООО «Олимп», 2016. - № 2(44). – С.130-132.  
<http://elibrary.ru/item.asp?id=25602862>

28. Жамгырчиева, Г.Т. Архаические образы дев богатырш в кыргызском эпосе (по эпосу “Манас”) [Текст] / Г.Т. Жамгырчиева // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – М., изд-во. «Проблемы науки», 2016. - № 04(87), ч. II. – С. 1081-1083.  
<http://elibrary.ru/item.asp?id=25948012>

29. Жамгырчиева, Г.Т. Архаические мотивы в кыргызском эпосе “Эр Тёштюк” [Текст] / Г.Т. Жамгырчиева // Современные инновации: теоретический и практический взгляд: материалы международной научно-практической конференции. – М., 2016. - №3. – С.40-44.  
<http://elibrary.ru/item.asp?id=25683484>

30. Жамгырчиева, Г.Т. Мифтик жандык Кумайыктын кыргыз эпосундагы архаикалық мотив катарында берилиши [Текст] / Г.Т. Жамгырчиева // Alatoo academic studies. - 2016. - №3. - 28-32-бб.

31. Жамгырчиева, Г.Т. Жай таш – “Манас” эпосундагы архаикалық мотив катарында [Текст] / Г.Т. Жамгырчиева // Alatoo academic studies. – 2016. - №4. - 131-135-бб.

32. Жамгырчиева, Г.Н. Чудесное рождение и быстрый рост героя как архаический мотив в кыргызском эпосе [Текст] / Г.Т. Жамгырчиева // Молодой ученый. – Казань: изд-во. ООО «Молодой ученый», 2016. - №9 (113). - С. 1267-1071. <http://elibrary.ru/item.asp?id=25964530>

33. Жамгырчиева, Г.Т. Оживление богатыря как архаический мотив в кыргызском эпосе (по эпосу “Манас”) [Текст] / Г.Т. Жамгырчиева // Молодой ученый. – Казань: изд-во ООО «Молодой ученый», 2016. - № 10 (114). - С. 1451-1453.<http://elibrary.ru/item.asp?id=26164127>

**Жамгырчиева Гулина Төлөбаевнанын “Кыргыз эпосторундагы архаикалык мотивдер (“Манас”, “Эр Төштүк”, “Кожожаш” эпостору боюнча)” темасында 10.01.09 – фольклористика адистиги боюнча филология илиминин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын**

## **РЕЗЮМЕСИ**

**Негизги сөздөр:** эпос, архаикалуу сюжет, архетип, мифология, фольклор, мотив, байыркы диндер, тотемдик түшүнүк, салттуулук, мифологиялык кейипкер, поэтика, көөнө дүйнөтааным, эпостордогу стадиалдык катмарлануу.

**Изилдөөнүн максаты** - фольклордук, мифопоэтикалык контексте байыркы архаикалык, мифологиялык, диний мотивдердин кыргыз эпосторунда көркөм чагылуусун ачып көрсөтүү.

**Изилдөөнүн объектиси** катары кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгындагы көөнө эпикалык чыгармалар, атап айтканда, “Манас”, “Эр Төштүк”, “Кожожаш” эпостору алынды, алар сюжеттик тутумунда мифологиялык мотивдерди жоготпой сактап биздин күндөргө жеткириши.

**Изилдөө предмети** - кыргыз эпосторундагы архаикалык мотивдердин көркөм чагылышынын спецификасы, улуттук дүйнөтаанымдагы орду.

**Изилдөө методдору** көөнө кыргыз эпосторун Сибирь ареалындагы түрктилдүү эпикалык чыгармалар менен текстологиялык мазмундагы салыштырма-типологиялык, тарыхый талдоого негизделди.

**Изилдөөнүн илимий жаңылыгы** кыргыз эпосторунун байыркы мифологиялык катмарларын изилдөөдө кыргыздардын коомдук аң-сезиминин түптөлүшүндөгү алардын роли жана ордуна кецири басым жасалды.

**Диссертациянын жыйынтыктарын колдонуу боюнча сунуштар:** иштин материалдарын фольклор боюнча илимий изилдөөлөрдө, жогорку окуу жайларында фольклорду окутууда, миф жана фольклорго, эпикалык архаикага арналган лекциялык курстарды окууда, факультативдерди, атайын, элективдик курстарды өтүүдө пайдаланууга болот.



## РЕЗЮМЕ

диссертации Жамгырчиевой Гулины Толобаевны на тему: “Архаические мотивы в кыргызском эпосе (на материале эпосов “Манас”, Эр Тёштюк», «Кожожаш»)» на соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.01.09 – фольклористика

**Ключевые слова:** эпос, архаический сюжет, архетип, мифология, фольклор, традиционность, мотив, древние религии, тотемические понятия, тенгрианство, мифологический персонаж, поэтика, древнее мировосприятие, стадиальные напластования в эпосе.

**Цель исследования** – раскрыть на фольклорном, мифопоэтическом контексте изображение древних архаических, мифологических, религиозных мотивов в кыргызском эпосе.

**Объект исследования** – древние эпические произведения кыргызского устного народного творчества: “Манас”, “Эр Тёштюк”, “Кожожаш”, которые дошли до наших дней, сохранив и неутеряв мифологические мотивы в сюжетном составе названных эпосов.

**Предмет исследования** – специфика художественного отражения архаических мотивов в кыргызских эпосах и их место в национальном миропознании.

**Методы исследования** – обоснованы в проведении анализа текстологического содержания с использованием сравнительно-типологического и исторического методов кыргызского древнего эпоса с тюркоязычными произведениями Сибирского ареала.

**Научная новизна исследования** – в исследовании древнейших мифологических пластов кыргызского эпоса сделан обширный акцент на роль и место их в формировании общественного сознания кыргызов.

**Область применения результатов исследования:** материалы работы могут быть применены в исследованиях фольклорной поэтики, в изучении фольклора в вузах, в проведении лекционных курсов по эпической архаике.



## SUMMARY

**of the research dissertation of Gulina Tolobaevna Zhamgyrchieva on the topic: "The archaic motives in the Kyrgyz epic (based on the epics of "Manas", "Er Toshtuk" and "Kozhozhash")" for the degree of doctor of philology in the specialty of 10. 01. 09 - folklore**

**Keywords:** epic, archaic plot, archetype, mythology, folklore, tradition, style, ancient religions, totemic notions, traditional, mythological character, poetics, ancient worldview, bedding in the epic.

**The aim of the research** - to reveal and show on folklore, mythological and poetical context of artistic depiction of the archaic, mythological, ancient religious concepts in the Kyrgyz epic.

**The object of study** - the Kyrgyz epics of folklore "Manas", "Er Toshtuk", "Kozhozhash", which occupy a worthy place in the national art system and preserve the core of the specific consciousness of the Kyrgyz people.

**Research subject** - artistic reflection of archaic motifs in the Kyrgyz epics and their place in the national cognition of the world.

**Research methods** – justified in conducting textual analysis using comparative- typological, historical and comparative methods, as well as the method of variability.

**The scientific novelty of the study** – the archaic motifs in the Kyrgyz epic, their mythological beginning, their role and place in the formation of public consciousness have been investigated in the Kyrgyz folklore for the first time.

**Application of research results:** research materials can be used in studies of folklore poetics, while learning folklore at higher educational institutions and delivering lectures devoted to the myths and folklore, archaic epic, as well as in implementing optional subjects and elective courses.

